

ДИНИМДИ ҮЙРӨНӨМҮН



ДИН ИШТЕРИ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫ



ДИНИМДИ ҮЙРӨНӨМҮН



ДИН ИШТЕРИ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН ЧЫГАРМАЛАРЫ

АНКАРА
2006

Bash soz

**Дин иштери башкармалыгынын
чыгармалары : 655**

**▼
Балдар китеңтери : 166**

**▼
Координатор
Д-р. Өмөр Менекше**

**▼
Түзөндөр
Алпарслан Дурмуш
Хатиже Ышылак
Ильяс Аслан
Нериман Гекчегез Каратекин**

**▼
Түрк тилинен көтөргөн
Майрамбек Орозбаев**

**▼
Редактор
Нургүл Молдалиева**

**▼
Тергендөр
Хусейин Дил
Эсмер Убич**

**▼
Графика
Режеп Кая**

**▼
Басмакана
Çağlayan matbaası
Тел: 0232 252 20 97**

**▼
Анкара 2006
ISBN : 975-19-3595-4**

**©Дин иштери башкармалыгы
Диний жарыялар болум башчылыгы**

**▼
Байланыш дареги
Eskişehir Yolu 9. km. Çankaya / Ankara
Тел : 0(312) 295 73 06 • Факс : 284 72 88
web : www.dianet.gov.tr
e-mail : diniyayinlar@dianet.gov.tr**

**▼
Бул китеп Дин иштери жогорку
кенесинин
15.07.2004-жылдагы 128-номерлүү
чечимине ылайык басылды.**

Көзүбүздүн карегиндей болгон сүйүктүү чүрпөлөрүбүз!

Жүрөгүбүз ар дайым жаңыдан өмүрүнүн жадыраган жазы башталып, таалим-тарбия алуу жагынан абдан түшүмдүү мезгилини жашап жаткан силер, балдарыбыз, деп согот.

Биз жаңы жагымдуу көрүнүштөрдү сilerдин дүйнөнөрдөн тапкыбыз келет. Татына табигатыбыз Ислам дини жана башка сууулук, кооздуктар менен коштолуп турат. Алла таалага болгон сүйүбүз жана адеп-ахлагыбыздын сууулугу алган тарбиябыз аркылуу күнделүк турмушубузга чагылат. Мына ошондо гана Алла тааланын ыраазычылыгына татыктуу жакши адам болобуз.

Колунардагы китеңче мына ушул ойдун учугун улап, балдардын жан-дүйнөсүндөгү байкалбас сууулуктарды айгинелөө максаты менен даярдалды. Көлөмү кичине экендигине карабастан билим, аң-сезим жана жүрүш-турушунарга аз да болсо салым кошот деген ойдубуз. Анткени, бул китеңcheden динди ўирөнүү үчүн жетиштүү деңгээлде пайдалуу маалыматтарды таба аласынар. “Анын” аты менен баштоонун жандүйнөн жайгарган жагымдуу пайдасын, ал эми саламдашуунун адамдарды бири-бирине жакындаштырган сыйкырдуу күчүн сезесиңер. Сөз жана жүрүш-турш боюнча эн мыкты углүлөрдү, ўй-булө менен коомдук жашоо үчүн негизги ахлактык жоболорду жана айрым кызыктуу диний темаларды окуйсунар. Окуп жаткан учурда терен ой жүгүртүп, Жаратканыбыздын талап кылган нерселерин көнүлдөнүп аткарарынарга ишенебиз. Ошондой эле тыюу салган нерселинеринен да оолак болорунардан күмөн санабайбыз.

Жакшылыктарга сүйүнүп, жамандыктарга кайгырып, жүргөгүздүн кыпындай да нерсеге зыян бербей турганчалык сезимтад болушун жана ушундай бардык жакши сапаттарга ээ болуп, дайыма жакшылыктын жаңында болууну тилейбиз. Булар биздин жоопкерчиликтерибиз жана силер да жоопкерчилик ала турган абалдасынар. Силерге ишенебиз жана силерди бардык нерседен жогору коёбуз.

Мээримге бөлөнүп чонойгула жана келечекке үмүт менен карагыла.

ДИН ИШТЕРИ БАШКАРМАЛЫГЫ

Mазмұн

БІЙМАН

4

I Бап

Улуу Жаратканыбыз жана Раббибиз – Алла таала 6

II Бап

- Раббибиздин кол алдындағы руханий кызметкерлер – периштөр 11
- Тенирдик маалымат булактары – ыйык китептер 12
- Алла таала жиберген тандалма жол көрсөтүүчүлөр – пайгамбарлар 13
- Бул дүйнөнүн ары жагы – акыреттик жашоо 15
- Алла тааланын таасын таразасы – тагдыр жана кырык 17

ИБАДАТ

20

I Бап

Жаратканыбыздын алдында күнүгө беш маал намаз окуу 23

II Бап

Жамандыктардан оолак болууну үйрөткөн – орозо 28

III Бап

- Алла тааланын берген ырысқысынан Ал үчүн сарптоо – зекет 31
- Йыйк сапар – ажылык 33

АДЕП-АХЛАК

36

I Бап

- Ислам – бийик ахлак 38
- Адеп-ахлактын булагы катары сүйүктүү пайгамбарыбыз 40

II Бап

Жеке өзүбүздүн жана үй-бүлөбүздүн алдындағы милдеттерибиз 42

III Бап

Чөйрөбүздүн жана бүткүл адамзатынын алдындағы милдеттерибиз 46

Үйман

Динимді
үйменемүн



Илкте-Изилде-Ойлон

**“Оо, момундар!
Алла таалага,
пайгамбарына жана
пайгамбарына
түшүргөн китебине
жана мурдагы
түшүргөн
китеңтерине үйман
келтиргиле.
Кимде-ким
Алла тааланы,
периштегерин,
китеңтерин,
пайгамбарларын
жана ақырет күнүн
тана турган болсо,
анды ал каттуу
адашкан болот.”**

(Ниса сүрөсү, 136-аят.)

1. Төмөнкү сөздөрдүн маанилерин сөздүктөрдөн издел таап дептеринерге жазыла: **үйман, момун, Ислам, мусулман, вахий.**
2. Сүйлөө речибизде көбүрөөк колдонулган жана ичинде төмөнкү сөздөрдүн бирөө болгон макал-лакап жана туруктуу сөз айкаштарын тапканга аракет кылгыла: **Алла таала, периште, Курэн, пайгамбар, ақырет, киямат.** Бул сөздөрдүн кандай мааниде колдонуларын жолдошторуңар менен талкуулагыла.
3. Дин маданияты жана адеп-ахлак тууралуу китеңтерден, же Дин иштери башкармалыгы тарабынан жарыяланган китеңтерден үйман менен байланыштуу бөлүмдөрдү окугула.

Алла таала жараткан бардык заттардын ичинен адам баласы өзгөчө бир орунга ээ. Аны башкалардан өзгөчө кылган эң негизги сапат – ой жүгүртө алыши. Адам баласы ошол ой жүгүртүү жөндөмүнүн негизинде жакшы менен жаманды, тазалык менен ыпластыкты, туура менен жаңылыштыкты бири-биринен айырмалай алат. Адамдын тамактануу, уктоо сыйктуу ар түрдүү каалоо-тилектери жана зарылдыктары бар. Булар камсыз кылынбай турган болсо, дene өз функциясын аткара албай қалат жана жашоосунун ырааттуу түрдө уланышы бузулат. Ошондой эле адам баласынын ишениүү, ой жүгүртүү, сүйүү, кубануу, кайгыруу, жигердүү болуу сыйктуу руханий зарылдыктары да бар. Ал эми адамдын эң башкы руханий зарылдыктарынын бири ишениүү, б.а. ыйман келтирүү болуп саналат. Мына ушул зарылдыктар канааттандырылганда гана адам чыныгы бак-таалайга жетет.

Ййман кандайдыр бир нерсеге эч кандай шек сабай туруп толук ишенүү дегенди билдирет. Ййман келтирген кишини момун дейт. Динибиз Исламдын ишеним (ыйман) негиздерин алты бөлүмгө бөлүп түшүндүрүүгө болот: Алла таалага, периштелерине, китеттерине, пайгамбарларына, акырет күнүнө, тагдыр жана кырсыкка ишениүү. Булар “Аментү” деп аталган сүйлөмдө тизмеленип берилет.



Аментү сүйлөмүн билбесеңер, улуулардан сурап үйрөнгүлө.


*“Алла
тааланын эң
сонун
ысымдары бар.
Ага ошол сонун
ысымдары
менен дуба
окугула.”*

(Арааф сүрөсү, 180-аят.)

*“...Ким Аллага ыйман келтирсе, Алла анын
дилин туура жолго салат. Алла – бардык
нерсени туура билүүчү.”*

(Тегаабун сүрөсү, 11-аят.)

Ййман негиздеринин эң башкысын “Аллага ыйман келтируү” (ишенүү) түзөт. Алла таалага ишенүү Аны таанууну талап кылат. Биз Анын сыпаттарын жиберген пайгамбарларынан жана ыйык китептерден үйрөнө алабыз. Бул маалымат Анын “эсмааси хұснаа” деп аталған эң сонун ысымдарында топтолгон.



I БАП

Улуу Жаратканыбыз жана Раббибиз – Алла таала

Алла тааланын сыйттары

Үйман келтирип, сүйүбүздү билдириген Алла таала эң сонун жана эң жогорку сыйттарга ээ.

Заттык сыйттар (Алла таалага гана таандык)

Вүжууд

Бар.

Кыдем

Башталгычы жок.

Бека

Түбөлүктүү.

Вахданият

Бирөө гана.

Мухалефетүн-лил-хавадис

Жаратылгандарга оқшобойт.

Кыям би-нефсихи

Эч нерсеге жана эч кимге муктаж эмес.

Сүбүүти сыйттар

(Аллага жана чектелүү бир бөлүгү адамдарга таандык)

Хаят (өмүр)

Тириүү.

Илим

Бардык нерсени билет.

Семи

Бардык нерсени угат.

Басар

Бардык нерсени көрөт.

Келаам

Туура жана жагымдуу сөз айтат.

Ирада (эрк)

Чыныгы эркке эгедер.

Кудрет (кудурет)

Бардык нерсеге күчү жетет.

Теквин

Каалаганын жаратат.

7

Алла таала – эң улуу зат. Ал – түбөлүктүү. Дайыма бар болгон жана дайыма бар болмокчу. Ал – бирөө гана жана эч кимге оқшобойт. Эч бир зат да ага оқшобойт. Ал эч нерсеге муктаж эмес. Бардык жандулар жана бардык нерселер Ага муктаж. Ааламдагы бардык нерсенин чыныгы ээси – Ал.



Чөйрөңдердөгү заттардын эмне үчүн жаратылганын ойлонгула. Булардын ичинен силерге жөн эле жаратылган сыйктуу көрүнгөндөрү барбы? Бул теманы жолдошторуңар менен талкуулагыла. Ар бир заттын жаратылыши максатын ойлооп табууга аракет кылгыла.

Ал эч качан өлбөйт, дайыма тириүү. Андан башка бардык нерсе убактылуу. Ал бардык нерсени жана бардык жандууну терең билими менен билет. Андан эч нерсени жашырууга болбайт. Кайда болсок да, ар бир сөзүбүздү угат жана бардык нерсени көрөт. Дуба окугандардын бардыгын угат жана алардын талаптарына жооп берет. Буйрук жана талаптарын пайгамбарлары аркылуу адамдарга билдириет. Эмне кааласа, эч кимге муктаж болбостон кылат, эч ким Анын талабына жолтоо боло албайт. Каалаган нерсесин каалаганындай жаратат. Бир нерсеге “Бол!” – дегенде, ал нерсе дароо пайда болот. Бардык ааламды Ал жараткан. Жараткан нерселерине караганда, ар биринде кандайдыр бир максаттын болгондугуту жана бардык нерсенин бири-бирине төп келгендинги көрүнөт.

Алла тааланың ысмы менен...

Алла таалага ыйман келтириүү, б.а. ишенүү Аны чын жүрөктөн сүйүнү зарыл кылат. Ал эми чын жүрөктөн сүйүү ооз менен айтуу аркылуу гана болбайт, сүйүнү кыймыл-аракет менен да көрсөтүү керек. Ушул себептен улам Алла таалага ыйман келтирген киши Анын буйрук жана талаптарын орундаатууга аракет кылат. Алла тааланын ар бир мүнөттө өзүн көрөрүнө ишенген киши бардык кыймыл-аракети менен Анын ыраазычылыгына ээ болууну көздөйт. Ал эми бул болсо дайыма Алла тааланы эске алуу менен ишке ашат. Бир кишинин Алла тааланы эстегенин билдирген нерселердин бири – ар бир ишти баштаардан мурун “бесмелени” айтышы. Бесмелеле айтуу “Бисмиллахиррахмааниррахийм” деген сүйлөмдүү айтуу дегенди билдирет. Бул сүйлөмдүн мааниси мындайча: “Ырайымдуу Алла тааланың ысмы менен.” Бул сүйлөмдүү кыскача “Бисмиллах” деп да айтабыз. Мунун мааниси болсо “Алланың ысмы менен” дегенди билдирет. Биз бесмелеле айтуу менен үч нерсени кылган болобуз:

- *Алла таалага болгон ишенимбизди билдиребиз.*
- *Баштай турган ишибиз үчүн Алла тааладан жардам сурайбыз.*
- *Анын ар бир мүнөттө биз менен бирге жекендигин айтабыз.*

Бисмиллахиррахмааниррахийм



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Ы
Й
М
А
Н

9

Д
И
Н
И
М
Д
И

У
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Алла тааланың ысымдарынын ичинен жетөөнү үйрөнүп, жуманын ар бир күнү булардын бирөө менен Ага дуба кылгыла. Мисалы: “Сен Хафизсин, коргоочусун. Оо, Алла таалам! Мени бардык жаман кишилерден жана жамандыктардан сакта!”



Төмөндо күндөлүк турмушубузда көп колдонулган фразеологизмдер жана сөз айкаштары берилди. Бул тизмени чойроңордөгү кишилер менен сүйлөшүп көңейткіле. Ичинде “Алла” сөзү болгон фразеологизм жана сөз айкаштарынын эмне үчүн мынчалык көп экендиги тууралуу жолдошторуцар менен маектешкиле.



- | | | |
|--|---|--|
| <i>Алла ата-энелүү чоңойтсун.</i> | • | <i>Алла сүйгөнүңө жеткирсисин.</i> |
| <i>Алла берекет берсин.</i> | • | <i>Алла уча албаган күшкә жасыз бутак берет.</i> |
| <i>Алла бир каалганы жасса, миң каалга ачат.</i> | • | <i>Алла кааласа, жоо алып келет, сел алып келет, жес алып келет.</i> |
| <i>Алла акынды жебейт.</i> | • | <i>Алла таала сактасын.</i> |
| <i>Алла жакшылық берсин.</i> | • | <i>Алла таала сактасын.</i> |
| <i>Алла таала сактасын.</i> | • | <i>Алла аманат кылдык.</i> |
| <i>Алла ыракат берсин.</i> | • | <i>Алланын дегени болот.</i> |
| <i>Алла ырайым көрсөтсүн.</i> | • | <i>Алла тааладан коркпогондон корк!</i> |
| <i>Алла дос болгон соң, кылышың жыгачтан болсо да кесет.</i> | • | <i>Сөз бирөө, Алла таала бирөө!</i> |
| <i>Алла бирөө, пайғамбар ак,</i> | • | <i>Алла адамга бир ооз, эки кулак берген экен, бир айтып, эки уксун деп.</i> |
| <i>жузүмдүн ширеси кара, айран ак.</i> | • | <i>Алла жардам берсе кулуна, ар бир иши кирет жолуна.</i> |
| <i>Алла таала сабыр берсин.</i> | • | |

Алла таалага ишенген киши...

- ✓ Алла тааланы сүйөт, Алла тааланын да өзүн сүйөрүн билет.
- ✓ Алла тааланын бардык нерсени көрөрүн жана бардык сөздү угарын билгендиктен өзү жалгыз болгондо да, же башка кишилердин жанында да туура кыймыл-аракет кылат, ичи-тышы бирдей болот.
- ✓ Алла тааланын адилеттүү экендигин, адилеттүү болгондорду сүйөрүн билет. Эч кимге адилетсиздик кылбайт жана адилетсиздикке да моюн сунбайт.
- ✓ Дүйнөлөгү бардык нерсенин Алла таала тарабынан жаратылганын билгендиктен улам жандуулардын бардыгына сүйүү жана мээрим менен мамиле кылат.
- ✓ Алла тааланын бардык дубаларды угарын билет. Ар дайым Алла таалага сыйынат жана Ага ишенет. Ушундан улам ар кандай кыйынчылыкты женүү күчүнө ээ болот.
- ✓ Жаратылуу максатын, кайдан келгенин жана кайда кетерин билет, өзүн коопсуздук ичинде сезет.

II БАП

1. Раббиздин кол алдындағы руханий кызметкерлер – *периштегер*

Алла тааланың нурдан жараткан жана көзүбүзгө көрүнбөгөн жандыктары периште деп аталат. Периштегер эркек жана ургаачы болуп бөлүнүшпөйт. Алар ичип-жешпейт. Алла тааланың буйруктарын кемчиликсиз түрдө аткарышат. Периштегер күнтүн дебей Алла таалага сыйынышат. Момундар учун дуба окушат. Ар биринин өз-өзүнчө милдеттери болгон периштегердин так санын бир гана Алла таала билет. Периштегердин ичинен *Жебирейил*, *Микайил*, *Исрафил* жана *Азирайил* улук периштегер болуп эсептелишет.

Периштегерге ишенген киши...

- ✓ Эч качан жалғыз эмес экендигин, коргоочу периштегери арқылуу Алла тааланың аны коргоп жана колдой тургандыгын билет.
- ✓ Жазғыч периштегердин (*Кираман-кетибин*) анын жасаган жакшы жана жаман иштеринин бардыгын тиркеп турарын билет. Жүрүш-турушуна көбүрөөк көңүл бурагат.
- ✓ Периштегердин ал учун дуба окуганын билет. Ал да өзу жана башка мусулмандар учун дуба окуйт.

“Асмандағы
жана жердеги
бардык
жасыбарлар
менен
периштегер
текебердик
кылбастан
Алла таалага
гана баш
ишишет.”

(Нахл сүрөсү, 49-аят.)

Ы
Й
М
А
Н

11

Д
И
Н
И
М
Д
И

Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

*“... Алла таала
сүйүнчү кабар
жеткирүүчү
жана
эскертуүчү
катары пайгам-
барларды жибер-
ди жана аларга
кошуп адамдар
арасында
чыккан
түшүнбөстүк-
төргө өкүм
кылуучу болсун
деп китеңтерди
укук (китеби)
катары
түшүрдү...”*

(Бакара сүрөсү, 213-аят.)


2. Төңирдик маалымат булактары – ыйык китеңтер

Йыйык китеңтер – Алла тааланын кабар (мес-саж), буйрук жана тыюу салууларын адамдарга билдирген маалыматтарды камтыган китеңтер болуп саналат. Алар адамдардын бу дүйнөдө жакшыны, туураны жана сууулукту ачык айырмалап, жаман нерселерден оолак болушу үчүн Алла таала тарабынан жиберилген жол көрсөткүч болуп эсептелет. Ыйык китеңтер булар: *Тоорат, Зебур, Инжил жана Куран*. Ыйык китеңтер Алла таала тарабынан ар башка доорлордо ар түрдүү коомчулуктарга жиберилсе да, бардыгынын максаты адам баласын *таза ыйман, туура жүрүш-туруш, эң жакшы адеп-ахлак-ка* үндөө болуп саналат. Берки китеңтер белгилүү бир чөйрөгө жиберилген болсо, акыркы ыйык китең болгон Куран жер жүзүндөгү бүткүл коомчулук үчүн жиберилген. Алла тааланын эң акыркы китеби Куран бул дүйнөнүн акырына дейре колдонулары белгиленип, сүйүктүү пайгамбарыбыз азирети Мухаммед алайхиссаламга түшүрүлгөн. Берки китеңтердин түп нускасы толук сакталып калган эмес. Куран болсо бир да тамгасы өзгөрбөстөн ушуга чейин толук сакталып келген жана Кыямат күнүнө чейин ошол калыбында сакталмакчы. Дүйнө жүзүндө эң көп окулган китең – Куран.



Китептерге ишенген киши...

- ✓ Алла тааланын адамдарды бул дүйнөдегү жашоосунда жол көрсөткүчсүз таштабаганын, аларга ыйык китеptин жол көрсөтөрүн билет. Ошондон улам Алла таалага болгон ишеними артат.
- ✓ Алла тааланын китеbin түшүнүп окууга жана түшүнгөндөрүн аткарғанга аракет кылат.
- ✓ Алла тааланын китеbin окуйт жана окуган нерселеринин жандилине бейпилчилик жана шыпaa берерин билет.
- ✓ Үйык Куранды колуна алганында ал сыйактуу эле миллиондогон мусулмандын ошол китеptи окуй турганын билет жана ушундайча биримдиктүү жашоо сезими күч алат.



Куран

3. Алла таала жиберген тандалма жол көрсөтүүчүлөр – пайгамбарлар

Алла таала ар кайсы доорлордо туура жолду көрсөтүү үчүн жиберген китеptерин адамдар туура түшүнүшсүн жана ошого жараша жүрүшсүн деп жол көрсөтүүчүлөрдү да жөнөткөн. Бул жол көрсөтүүчүлөр пайгамбар деп аталат. Пайгамбарлар Алла тааланын кабарын түшүндүрүү, үрөтүү жана оруннатуу милдеттерин эч кемчилиksиз түрдө аткарышкан. Алар жашоонун бардык катмарында адамдарга улгү болушкан. Пайгамбарлар ыйман келтирип жакши жана пайдалуу иштерди жасаган адамдарга ақыретте ага эң сонун сыйлык берилерин сүйүнчүлөшкөн. Өзгөчө, Алланын буйруктарын аткарба-

“Биз пайгамбарларды жалаң
(бейиш жөнүндө)
куш кабар берүүчү жана
(тозок азабын)
эскертуүчү
кылып гана
жиберебиз.
Эгерде ким
ыйман келтирип,
өздөрүн ондоишсо
аларга коркунуч
жек. Алар
убайым да
тартышпайт.”
(Анъаам сүрөсү, 48-аят.)

13

Ы
Й
М
А
Н

Д
И
Н
И
М
Д
И

Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

сак ақыры жаман натыйжаларга туш болорубуз тууралуу бизге да алдын ала эскертишкен. Алар өз чөйрөлөрүндө түз жүргөн, ишенимдүү, кайраттуу, ақылдуу жана кандайдыр бир күнөөсү жок адамдар катары башкалардан айырмаланышкан. Алла таала адамдарга көптөгөн пайгамбарларды жөнөткөн. Ошондой болсо да Куранда жыйырма беш пайгамбардын ысымы эскерилет.

Алла тааланын эң ақыркы ыйык кабар китеbi болгон Куранды бизге жеткирген ақыркы жол көрсөтүүчү болсо – сүйүктүү пайгамбарыбыз азирети Мухаммед алайхис-салам. Ал Алла таала тарабынан жиберилген пайгамбарлардын эң ақыркысы болуп эсептелет. Ал бардык адамдарга боорукерлик сезиминин соолбос булагы катары жиберилген. Ал – ыйык Курандын өкүм-жоболорун турмушунда эч кемчилиksиз оруннаткан бирден бир үлгүлүү адам.

Пайгамбарларга ишенген киши...

- ✓ Ар кандай шартка карабастан алардан үлгү алат.
- ✓ Ак ниеттик жана тазалыктын үлгүсү болгон пайгамбарлар өндүү туура сүйлөп түз жүргөнгө аракет кылат.
- ✓ Пайгамбарлардын жүрүш-турушун жана жасаган иштерин үйрөнет. Анан аларды өз жашоосунда оруннатуга далалат жасайт.
- ✓ Пайгамбарлардын бардык адамдарга калыстык менен мамиле жасашкандыктарын билет жана өзү да алар сыйктуу калыс, адилеттүү болууга аракет кылат.



Куранда ысымдары айтылган пайгамбарларды үйрөнгүлө. Ошондой эле бүгүнкү күндө ал ысымдардын кайсылары колдонуларын иликтегиile.

4. Бул дүйнөнүн ары жагы – акыреттик жашоо

Жашоону да, өлүмдү да жараткан - Алла таала. Жандуу болгон бардык нерсе бу дүйнөгө келет, өмүр сүрөт жана өлүмгө моюн сунат. Жаз келгенде жер менен кошо бак-дарактар да көгөрүп, бүрдөп, гүл ачып мөмө байлат, ал эми күз келгенде болсо жалбырактары саргайып күбүлүп түшө баштайт эмеспи. Адамдар да ошол сыйктуу. Ар бир адам акыры бир күнү өлөт. Бирок өлүм болсо өмүрдүн акыркы жеткен чеги эмес. Тескерсингче, жаңы жана башкача бир жашоонун башталгычы болуп саналат.

Ар бир өмүрдүн акыр-чеги болгондой эле, ичинде жашап жаткан дүйнөбүздүн да акыр-чеги бар. Дүйнө жүзүнүн ошол акыркы күнү келип биротоло кыйроого дуушар болгон мезгили **кыямат күнү** деп аталац. Кыямат күнүнүн качан бolorун Алла тааладан башка эч ким билбейт. Ал күтүлбөгөн бир мезгилиде келет. Кыяматтан кийинки доордун аты **акырет жашоосу** деп айтылат.

Алла таала бул дүйнөдөгү жашоону адам баласынын жакшы менен жаманды бири-биринен айырмалай билүүсүн текшерген атайын бир сыноо жайы катары жараткан. Алла таала эч кимге адилетсиздик кылбайт жана Ал – баарына тегиз караган калыс. Анын буйруктарын аткарғандар менен аткарбагандар адилеттүү түрдө сот жообуна тартылат. Бу дүйнөдөгү жашоо акыреттик жашоого көрүлгөн даярдык болуп саналат. Бул дүйнөдөгү жасаган иштерибиз акыретте жолубузга жарык берет, же тескерисингче, жолубузду караңгылатат.

“Алла тааладан корккондор, албетте, бейиш багында жана булактардын башында. Аларга “аман-эсен эч нерседен кам сабнасттан киргиле” деп айтылат. Биз алардын журөгүндөгү кек, жек көрүү сезимдерин алып таштадык. Эми алар сөрүүлөрдө дос-тууган катары маңдай-тескей отурушат. Алар ал жайды эч качан чарчашпайт жсана ал жайдан да чыгарылышпайт.”

(Хижр сүрөсү, 45-48-аяттар.)

Тилибизде макшар күнү менен байланыштуу колдонулган макал-лакаптарды белгилегиле. Булардын кандай маанилерде колдонуларын жолдошторуңар менен талкуулагыла.



*Бейиште Алла тааланын силерге кандай
ырысқыларды бершиң каалайсыңар?*

Акыреттик жашоо бардык адам кайрадан тирилип, адилет сот жообуна тартылган күндөн башталаат. Сот жообуна тартылган күнү (*махшар*) бардык адам Алла тааланын алдына барат. Натыйжада, кимде-ким кичинекей бир жакшылык жасаган болсо ошонун үзүрүн көрөт, ал эми кичинекей эле бир жамандык жасаган болсо анын жазасын тартат.

Бул дүйнөдө Алла тааланын өкүм-буйруктарына ылайык жашабагандар тообо кылып, кетирген катачылыктарына өкүнүү менен Алладан кечиirim сураса, анын жазаланар жайы болгон тозокко кирет. Алла тааланын өкүм-буйруктарына ылайык жашоо еткөргөндөр болсо, биринен бири өткөн кайталангыс укмуштуудай белек-бечек, сыйлыктардын, ар түрдүү мөмө-жемиштер жана толгон-токой ырысқынын жайы болгон бейиште жашашат. Ал жайда деңеңди күйгүзүп жибере турганчалык ысык, же болбосо үшүтүп-тондуруучу суук жок. Бейиште ким эмне жегиси, же ичкиси келсе анын бардыгы сыйтамак катары бекер берилет.

Акыретке ишенген киши...

- ✓ Жакшы болобу, жаман болобу жасаган ар бир нерсесинин кайтарымсыз калбай турганын билет.
- ✓ Алла тааланын бейиште ал үчүн даярдаган ырысқыларына жетүү үчүн Анын өкүм-буйруктарын оруннатууга далалат кылат.
- ✓ Бул дүйнөнүн кандалайдыр бир айдоо талаасы, ал эми акыреттин болсо түшүм жыйноо мезгили сяяктуу экендигин билет. Бул дүйнөдөгү жашоосун болушунча туура баалап барктоого аракет кылат.
- ✓ Алсыздын алдуудан өз акысын толук ала турган күндүн келерин билет жана өзү да эч кимге адилетсиз мамиле жасабайт.

5. Алла тааланын таасын таразасы – *тадыр жана қырсык*

Алла таала ааламда эмненин качан жана кан-дайча бolorун ал нерсе боло электен обол мурда эле ченемсиз, чексиз кудурети менен анык билет. Анткени, ааламды жараткан жана андагы ар бир нерсеге так жана катастыз өлчөм койгон – Алла таала. Ал адамды жараткан, бирок жүрүш-турушу жана кыймыл-аракеттери боюнча аны өз эркине койгон. Ким кааласа туураны, кааласа туура эмести тандап алат. Алла таала адамдын кандай кыймыл-аракет жасап кандай натыйжага жетишерин чексиз кудурети менен алдын ала билет. Алла тааланын бардык нерсеге белгилүү бир ченем жана ырааттуу тартип коюп, баарын алаканга салгандай билип баа берип турушу *тадыр* делет. Ал эми убагы келгенде ошол маалымат аткарылып турмуштук окуяга айланышы *қырсык* (каза) деп айтылат.

Тадырга ишенген киши...

- ✓ Алла тааланын бардык нерсени билерине жана Анын маалыматы болбостон бир да жалбырактын кыймылдабастыгына ишенет.
- ✓ Алла тааланын ааламдагы жараткан тең салмактуулугун сактоого жана бузуп албаганга далалат жасайт.
- ✓ Алла тааланын бардык нерсени кандайдыр бир ырааттуу тартип менен жаратканын билет жана кабылган кыйынчылыктарга каршы күрөшүүдө Ага ишенет.

“Силердин
ырысқыңар
болгон) ар бир
нерсенин негизги
булагы Биздин
алдыбызда. Биз
аны белгилүү
бир өлчөм менен
гана
түшүрөбүз.”

(Хижр сүрөсү, 21-аят.)



Аментү кемесине түшкөн кутулат.

©1994, Hasan Ayvaci, Bozburgat, Yedi Gece Kitapları

ДИНИМДИ
ҮЙРӨНӨМҮН

17

Ала талалам!

Ракмансың, эч кандай бөлүүчүлүк кылбастан ырайымдуулук көргөзөсүн, бизге ырайым кыл.

Ракымсың, Сени сүйгөндөрдү сүйүүнө бөлөйсүн, бизди да сүйгөндөрүндүн арасына кош.

Күлдүүссүн, ар кандай кемчиликтөрдөн алыссың, бизди булганычтуу нерселерден арылт.

Саламсың, ар түрдүү коркунучтардан коргойсун, бизди да коркуу сезимде-рибизден күткар.

Момунсун, көнүлдөргө ишеним бересин, бизге Сага болгон ишенимибиз аркылуу бейпилдик бер.

Азиссин, түбөлүктүү жана улуу намыс ээсисин, бизди намыссыз кылба.

Мүтекәббірсін, бардык нерседен өйдөсүн, бизди өзүн өзү өйдө сезгенден сакта.

Баарисин, бардык нерсени бири-бирине ылайыкташтырып жараткансың, бизди бул сыйктуу ырааттуу тартыптен алыстатпа.

Мусаввирсін, ар бир жаратылган нерсеге эн сонун калып бергенсін, бизге ошол сулуулукту сактап калууга жеткідей күч бер.

Гаффарсың, өтө кечиридүүсүн, бизди кечириминден куру калтырба.

Ваххабсың, түмөн-турдүү белер-бечкеңтер берүүчүсүн, бизди да белек-бечектериң менен кубант.

Раззаксың, жараткан жандарындын баарына ырысқы берүүчүсүн, дастор-конубузду ырысқысыз калтырба.

Феттакхсың, бардык жолду ақырына чейин ачкан Сенсін, бизге каалғанды жаппа.

Аалымсың, бардык нерсени билген Сенсін, бизди билимсиз түркөй болудан сакта.

Кабылдың, каалаган нерсенди тарытасың, бизди тар жерге түшүрбө.

Баситсін, каалаган нерсенди кенейтесін, бизди кен жерде дем алдыр.

Хафидсін, каалаганынды төмөндөтөсүн, бизди башкалардан төмөн кылба.

Рафисін, каалаганынды жогорулатасың, бизди жогоруларга чыгар.

Муизсін, улуулук жана ар-намыс берүүчүсүн, бизге намыс ырооло.

Мұзилсін, кордоп ашкерелөөчү Сенсін, бизди ашкерелебе.

Семисін, ачык болобу, жашыруун болобу бардык сөздү эшилген Сенсін, бизди Өзүңө кайрылуудан алыстатпа.

Басирсін, ар нерсени ийне-жибине чейин көргөн Сенсін, бизге да ошондой көз бер.

Ала маалам!

Адилсин, адилеттүлүкту орноткон Сенсин, бизди адилесиз зулумдардан алыс кыл.
Латифсин, ыракымы жана кайрымы көп болгон Сенсин, бизди ыракым деңизинде сүздүр.
Хабирсин, бардык нерседен кабардарсын, бизди өзүбүздөн кабарсыз кылба.
Халимсин, жараткандарына аяр мамиле кыласын, бизге да аяр мамиле кылганды үйрөт.
Азимсин, сыймыктын жана улуулуктун ээсисин, бизди төмөн кылба.
Гафурсун, кулдарының күнөөлөрүн кечирүүчү Сенсин, күнөөлөрүбүздү азайтып күл майда кыл.
Шекурсун, шүгүрчүлүк, тилектерди кабыл алган Сенсин, бизге шүгүрчүлүк кылууга мүмкүнчүлүк бер.
Хафизсин, бардык нерсени коргогон Сенсин, бизди ыпластыктардан сакта.
Хасибсин, ар бир нерсенин эсебин сураган Сенсин, бизди эсебибизди бере албай калган абалга туш кылба.
Керимсин, жакшылыгы жана сый-урматы көп болгон Сенсин, бизге жоомарт болууну үйрөт.
Ракибсин, бүткүл жандыктардың үстүнөн байкап карап турган Сенсин, бизге байкоочу бар экендигин унуттурба.
Мужибсин, дубаларды кабыл алган Сенсин, окуган дубаларбызызды жоопсуз калтыраба.
Акимсин, бардык нерсени өз орду менен жасаган Сенсин, бизди пайдасыз иштерден алыс кыл.
Ведудсун, кулдарының чындап сүйгөн Сенсин, бизге сүйгөндү үйрөт.
Баиссин, өлгөндөрдү тирилтүүчү Сенсин, бизди бактылуу кылып тирилт.
Шейитсин, бардык нерсенин күбөсү Сенсин, Сени сүйгөнүбүздүн күбөсү бол.
Аксын, чыныгы акыйкат Сенсин, бизге акыйкатындан илхам бер.
Өкүлсун, чыныгы ишеничке ээ Өзүнсүн, биздеги Сага болгон ишенимди унуттурба.
Кависин, күч-кубаттын ээси Сенсин, бизге сүйүүн менен күч-кубат бер.
Метинсин, эч бир нерсеге солк этпеген Сенсин, бизди алсыз бойдон жалгыз таштаба.
Олусын, Сага ишенгендердин досусун, бизди досун катары кабыл ал.
Хамидсин, мактоого татыктуу болгон Сенсин, бизге Сени мактоодо алуучу ыракаттык сезимдин даамынан таттыр.

Ы
Й
М
А
Н

19

Д
И
Н
И
М
Д
И

У
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Ибадат

Динимді
шареномун



Илкте-Изилде-Ойлон

И
Б
А
Д
А
Т

20

Д
И
Н
И
М
Д
И

У
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н



**“Айтқын:
Албетте, менин
намазым,
ибадаттарым,
тируулугүм жана
өлүмүм бүткүл
ааламдардын
Раббиси болгон
Алла таала учун.”**

(Анъаам сүрөсү, 162)

- 1. Шахадат келмеси, намаз, орозо, зекет жана ажылык** өндүү сөздөрдүн маанилерин, же болбосо, бул ибадаттар менен байланыштуу ыр, ангеме, табышмак билип билбегендиги тууралуу өзүңөрдөн улуулардан сурагыла. Алардан угуп, ўйрөнгөн нерсенерди депдеринерге жазып алгыла.
- 2.** Бул баптагы тапшырмаларды аткаар убакытты жолдошторунар менен сүйлөшүп алып, ар бир жумада бирден тема боюнча иштегиле. Мисалы, *Мечиттер жана дин кызметкерleri жумасы*, *Колунда жок жасырыларга байкоо жүргүзүү жумасы* сыйктуу.
- 3.** “*Алла тааланын сүймөнчүлүгүнө ээ болуу учун жасалган бардык иши ибадат болуп эсептөлөт*” деген накыл кеп тууралуу күнделүк турмуштан мисалдар көлтирип жолдошторунар менен талдоо жүргүзгүле.
- 4.** Рамазан айы эмне учун мынчалык маанилүү? Кадыр туну эмне себептен миң айдан кайырдуу? Жолдошторунар менен ой белүшкүле.
- 5.** Дин маданияты жана адеп-ахлак маалыматы окуу китебиндерден, же Дин иштери башкармалыгы тараабынан жарык көргөн китеpterden ибадат менен байланыштуу бөлүмдөрдү окугула.

Ибадат Алла таалага чын көнүлдөн берилүү, моюн сунуу жана сыйынуу дегенди түшүндүрөт. Ибадат – Жаратканга болгон сүйүүнүн натыйжасы. Ал бир гана Алла таала учүн кылынат. Бардык ибадаттардын түпкүрүндө Алла таалага ыйман келтириүү (ишенүү) жатат.

Адам баласы Жаратканга болгон сүйүсүн кант-тип көрсөтөт? Анын эмнеге ыраазы болорун кант-тип билет? Алла таала Ыйык Куранда азирети пайгамбарыбызга адамдарга ушул чакырыкты кабарлоосун буйурган: *“Айткын: Эгер Алла тааланы сүйсөңөр мени ээрчигиле, ошондо Алла да силерди сүйөт жана кылган күнөөңөрдү кечирет. Анткени, Алла – абдан кечиримдүү жана боорукер.”* (Аали Имран сүрөсү, 31-аят.). Демек, өз жол-жобосу боюнча ибадат кылуу бир гана азирети пайгамбарыбызга ишенип, анын көргөзгөнү боюнча аткарганда гана мүмкүн болот. Аңсыз деле, бардык ибадаттардын негизи Алла таалага жана азирети пайгамбарыбызга ишениүү жана ага берилгендин ачык билдириүү болуп саналат. Ал эми бул билдириүү Шахадат келмесинин өзөгүн түзөт.

**Алладан башка теңір жок экенине күбө болом.
Ошондой эле азирети Мухаммеддин Анын кулу жана элчиси экенине да күбө болом.**

Адамдын ишеним менен Алла жолунда журуугө аракет кылуу, жакшылыкка жанашып, жамандыкка бөгөт болуу, Куран окуу сыйктуу жакшы жана жагымдуу бардык кылган иш-аракеттери ибадат болуп эсептелет. Намаз, орозо, ажыга баруу жана зекет берүү болсо Исламдын негизги ибадаттары болуп саналат. Бул ибадаттардын убактысы, орду, жасалыш эрежелери жана саны динибизде белгиленген.



Бир күндө окулган беш маал намаз учурунда “Аллааху Экбер” сөзүн канча жолу кайталаганыбызды санагыла. Улуулар менен бул сөздүн мааниси жана жашообуздагы орду жөнүндө талдоо жүргүзгүлө.



Парз

Динибизде милдеткер тарабынан милдеттүү түрдө аткарылыши зарыл болгон, аткарбаган учурда күнөөкөр катары эсептелине турган иш-аракет. Мисалы, берген убадасын аткаруу, намаз окуу, адилеттүү мамиле кылуу сыйктуу.

Арам

Динибизде тарабынан жасалышына толук тыюу салынган, милдеткердин жасабашы көрөк болгон, эгер аны жасай турган болсо күнөө кылган болуп эсептөлүүчү иш-аракеттер. Мисалы, калп айтуу, ушак айтуу, ууру кылуу сыйктуу.

Сүннөт

Пайгамбарыбыз жасаган жана жасалышын да сунуш кылган иш-аракеттер. Мисалы, кабакты ачып жарык маанайда жүрүү, тишти таза кармоо, жарашыктуу кийинип жүрүү.

Макүрөө

Динибизде даана билинбеген бир далил боюнча жасалышына тыюу салынган иш-аракеттер. Мисалы, коомдук жерлерге таштандыларды ыргытуу, намаз окуп жатып айланасындағылар менен алек болуу сыйктуу.

Мұбах

Динибизде милдеткердин аткарып аткарбашында өз алдынча болгон иш-аракеттер. Мисалы, тамактануу, кыдыруу, ысырапкерчиликке жол бербестен соода-сатык кылуу сыйктуу.

Акыл-эси толук, эрезеге жеткен жана тиешелүү шарттары бар ар бир мусулман бул ибадаттарды орундатууга тийиш. Ушул өзгөчөлүктөргө ээ болгон адамдар **мүжеллеф** (милдеткер) деп аталат. Динибизде милдеткерлердин бардык кылган кыймыл-аракеттеринин бир аты бар.

I БАП

Жаратканыбыздын алдында күнүгө беш маал намаз окуу

Исламдын эң башкы негиздеринин бири – намаз окуу. Намаз – Алла тааланы эскерүү жана Ага жалбаруу үчүн белгилүү шарт жана кыймыл-аракеттер менен күнүгө беш маал окула турган парз. Адамды рухий жактан Алла таалага жакындатат. Намаз диндин ыймандан кийинки эң маанилүү буйргуту болуп саналат.

Намаздын өз маалында окулушу Алла тааланын эн жакшы көргөн иш-аракеттеринин бири болуп эсептелет. Мурунку диндерде да намаз парз болгон. Эч бир себепсиз эле намазды жерүү чоң күнөө болот. Суу табылбаган учурда таяммум кылып, ооруп жатканда отуруп же жатып да болсо намаздын окулушу буюрулган.



*Намаз – диндин түркүгү,
Момундун миражи,
Көзүбүздүн нуру,
Бейиштин ачкычы.*



*“Менин Алла
эжендигимде эч
шек жок.*

*Менден башка
эч бир теңир
жок.*

*Ошондуктан
Мага ибадат
кыл жана
Мени эстеп
туруу үчүн
намаз оку.”*

(Таъха сүрөсү, 14)

И
Б
А
Д
А
Т

23

Д
И
Н
И
М
Д
И

Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Намаздын парздары

Намаздын он эки парзы бар. Алтоо намазды баштаардан мурда жасалат. Булар *намаздын шарттары* деп айтылат. Алтоо да намазды окуп жаткан учурда аткарылат. Булар *намаздын бөлүмдөрү* (*рукундөрү*) деп аталат.

I Намаздын шарттары

Намаз адам менен Алла тааланын өз ара жолугушуусу болуп эсептөт. Мындай маанилүү жолугушу даярдыксыз болбайт. Намазды баштаардан мурда аткарылыши зарыл болгон айрым шарттар бар:

1. *Даарат алуу*: Ыпластыктардан арылуу дегенди түшүндүрөт. Адам баласы Жараткандын алдына ар кандай жагымсыз кир нерселерден арылып таза барышы керек. Даарат жана кусул даарат болсо, намаз окуудан мурда тазалануу дегенди билдирет.
2. *Кирден тазалануу*: Намаз окулуучу жер жана намаз окуй турган кишинин үстүндөгү кийген кийимдери таза болууга тийиш. Азирети пайгамбарбызы: “*Намаздын ачкычы – тазалык*,” – деп буюрган (Эбу Давуд, Тахарет, 31/61).
3. *Уяттуу жерлерди жабуу*: Намаз окуй турган кишинин денесиндеги уяттуу жерлеринин жабылыши дегенди билдирет.
4. *Кыбылага кароо*: Мекке шаарындагы ыйык жай Кааба тарапка буруулуп кароо. Жан-дилиң менен Алла таалага берилүү дегендикти туонтат.
5. *Убакыт*: Ар бир намаздын өзүнө бөлүнгөн окулуучу убагы бар жана ошол убакыттын ичинде окулушу керек. Уктап же унутуп калуунун айынан өз убагында окулбаган намаздар кыска убакыттын ичинде каза кылышы абзел.
6. *Nuem*: Намаз тек гана айрым нерселердин орундарынышы менен чектелип калбайт. Бул кыймыл-аракеттер намаз окуу максаты менен орундарынуга тийиш. Өзгөчө бул максаттын ачык айтышы да абдан жакшы нерсе.



“Китеңтеп сага вахий кылынганды оку, намазды да толук жана туура оку. Анткени, намаз адамды бузукулук менен жамандыктардан оолак кылат. Акыйкатта, Алла тааланы эскерүү - эң чоң ибадат. Алла таала кылып жаткан ишиңдерди билүп турат.”



(Анкабут сүрөсү, 45-аят.)



II Намаздын бөлүмдөрү (рүкүндөрү)

Намаздын шарттарын орундацкан киши намазын окуй берсе болот. Ошондой болсо да, намаз окуп жаткан убакта аткарылышы зарыл болгон кээ бир нерселер бар. Булар *намаздын бөлүмдөрү (рүкүндөрү)* деп айтылат:

- 1) *Ифтихар текпири*: Ар бир намазды сөзсүз түрдө, Алла тааланын улуулугун туюнтыкан “Аллаахү экбер” сөзү менен баштоо дегенди билдирет.
- 2) *Кыям*: Даремети жеткендердин намазды тике туруп окуусу дегенди билдирет.
- 3) *Кыраат*: Куран окуу дегенди билдирет.
- 4) *Руку*: Кол менен тизени таянып, Алланын алдында ийилип таазим кылуу дегенди билдирет.
- 5) *Сежде*: Буттардын башы, эки тизе, эки алакан менен бирге мандайды жерге тийгизип Аллага таазим кылуу дегенди билдирет.
- 6) *Кадеи ахире (акыркы отурууш)*: Намаздын аягында “Эттөхиййату” дубасын окуй турганчалык мөөнөт отуруу дегенди түшүндүрөт.

Бirimдик жана ынтымак диндеги эн башкы нерселер болгондуктан, намаздардын *жамаат менен* окулушу сунуш кылынган. Ошондой эле, жамаат менен окулушу керек болгон намаздар да бар. Алар: *жумада бир жолу окуулуучу жума намазы жана жылда эки жолу окуулуучу айт намаздары*.

*Пайгамбарыбыз
бир күнү
жолдошторунан: “
Эшигиңердин
алдынан аккан
бир дарыя болсо
жана күнүгү беш
жолу ошол
дарыяга чөмүл-
сөңөр силерде кир
калабы? – деп
суралтыр.*

*Жолдошторунан:
“Жок” – деген
жоопту уккандан
күйин: “Мына,
беш маал намаз
да ошондой. Алла
таала намаз
аркылуу
күнөөлөрдөн
арылтат,” – деп
буюруптур.*

(Бухари, Мевакит, 6)

И
Б
А
Д
А
Т

25

Д
И
Н
И
М
Д
И

Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Даараттын парздары


1. Жүзбүздү жана колубүздү чайкоо.
2. Колубүздү чыканагыбыз менен чогуу чайкоо.
3. Башыбыздын төрттөн бир бөлүгүнө маск тартуу.
4. Бутубүздү кызыл ашыкка чейин чайкоо.

Кусул даараттын парздары

1. Оозубүздү чайкоо.
2. Мурдубүздү чайкоо.
3. Бүтүндөй денебизди чайкоо.

Таяммумдуун парздары

1. Ниет кылуу.
2. Колду эки жолу таза топуракка тийгизип, биринчи тийгизгенде жүзгө, экинчи тийгизгенде колго маск тартуу.



Сол тараптагы мечиттин проектисине байкоо жүргүзгүлө. Бир мечит кызматкеринен проектидеги сандар аркылуу көрсөтүлгөн бөлүктөрдүн аттарын сурап жазып алгыла.

Намаз окуган киши...

- ✓ Ар кандай жагымсыз, жаман иш-аракеттерден сактанат.
- ✓ Алла тааланын улуулугун кайра-кайра кайталоо менен Ага болгон ишенимин бекемдейт.
- ✓ Ар дайым Алланы эстейт жана күн ичиндеги бардык иш-аракетин Алла тааланын ыраазычылыгына ээ болуу үчүн жасайт.
- ✓ Даарат алып тазалыгына көнүл бурат, анан аны адатка айлантат. Ал эми даарат болсо ага кандайдыр бир рухий дем-күч берет.
- ✓ Белгилүү убактарда намаз окуу аркылуу убакытты туура пайдаланууну үйрөнөт.
- ✓ Жашоо үчүн жан-алакетке түшкөн тынымсыз убаракерчиликтен, күнүмдүк көр-тиричиликтин көйгөйлөрүнөн аз убакытка болсо да алыстанап, белгилүү убакыттарда Жаратканы менен өз ара байланыш түзүүнүн ырахатын көрөт.
- ✓ Чексиз кудуреттүү Алланын: *Оо, момундар, сабыр кылуу жана намаз окуу менен Алладан жардам сурагыла. Албетте, Алла сабыр кылгандар менен бирге,*” (Бакара сүрөсү, 153) – деген чакырыгына муюйт жана ошонун таасиринен улам ар кандай кыйынчылыктарды жеңип чыга тургандай күчкө ээ болот.
- ✓ Окуган намаздары аркылуу жан-дүйнөсү жаркырап, жүрөгү нурга толот.
- ✓ Дене-бою, тили, дили, акыл-эси, мезгил-орду менен Алла таалага болгон терен ыраазычылыгын билдириүүгө мүмкүнчүлүк табат.

II БАП

Жамандыктардан оолак булууну үйрөткөн – орозо

“Оо, момундар,
Аллага терс
түшүүдөн сак-
танышыңар
учун орозо кар-
моо – силерден
мурункуларга
парз кылынган
сыяктуу,
силерге да парз
кылынды.”

(Бакара сүрөсү, 183-аят.)

Рамазан орозосу – Ислам дининин негиздери-
нин бири. Орозо кармоо милдеткер болгон эркек-
тер менен аялдардын ооз бекиткендөн тартып ооз
ачканга чейинки убакыт аралыгында аң-сезимдүү
түрдө эч кандай тамак-аш ичип-жебеши жана жы-
ныстык катнашقا кирбеши болуп саналат. Орозо
Алла тааланын ыраазычылыгына ээ болуу максаты
менен кармалууга тийиш.

Сапарда жүргөн кезде жана ооруулуу болгон абал-
да орозо кармабаса болот. Мындай абалдардан чык-
кандан кийин адам кармай албай калган орозосун
каза кылууга тийиш. Орозо кармоого мүмкүнчүлүк
бербеген айыкпас дартка чалдыккан кишилер Рама-
зан айында орозо кармабаган ар бир күнү учун бир
фидие (кайыр-садага) берүүгө тийиш. Орозо карма-
багандардын күндүз адамдардын көзүнчө тамакта-
нуудан тартынышы орозого, орозо кармагандарга
жана Рамазан айына көрсөткөн урмат-сыйы болуп
эсептелет. Орозо маалында кандайдыр бир нерсени
билип туруп эле ичип-жеши, же болбосо жыныстык
катнаш жасашы орозо кармагандын орозосун бузат.



“Орозо кармоо”, “ооз ачуу”, “орозо бузуу”
дегенди кандай түшүнөбүз?
Сөздүктөрдөн карап маанисин үйрөнгүлө.

Имсак – ооз бекитип орозону баштоо мезгили. Таң атууга аз калган мезгили. Багымдат намазынын башталган убагы.

Ынтар – орозо маалы аяктап, күн батып шам намазы башталган убак.

Каза – киши сапарда жүрүп же кандайдыр бир оорудан улам орозо кармай албай калган учурда, Рамазан айынан тышкаркы өзү қаалаган башка бир убакта орозо кармай албай калган күндүн санына жараша орозо кармоо.

Фийде – өз убагында кармалбаган жана кандайдыр бир олуттуу себептерден улам кийин да каза қылынбаган бир күндүк орозонун ордуна бир күндүк та-мак-аштын баасына барабар акчаны колунда жок бирөөгө берүү, же бир кем-багалды бир күн тойгузуу.

Орозо кармаган киши...

- ✓ Өзгөчө бир сыйлыкка татыктуу болот. Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) Алланын: “*Ороздонор Мен үчүн, анын ақыбетин Мен берем,*” - деген жардыгынан кабар берген. (Бухари, Сабм, 9)
- ✓ Каалаган нерселеринен өз көнүлүү менен алыс туруп, эркин бекемдөө тарбиясын алат.
- ✓ Ачкалык жана суусуздук сыйктуу белгилүү ырысқылардан оолак болуунун кыйынчылкыларына чыдап, сабырдуулук жана чыдамкайлых мұнездөрүн чындаит. Азирети пайгамбарыбыз (а.с.): “*Орозо – сабырдын жарымына төмөн*” - деген. (Тергип ве Терхип, 11/208)
- ✓ Өзүнүн чексиз ышкы-каалоолорун ооздуктап, коомчулуктун ичинде ар кандай тынчсызданууларга себеп болгон абайсыз аша чабуучуларды жөнгө салат.
- ✓ Тилин жаман, ыплас сөздөрдөн сактайт. Азирети пайгамбарыбыз (а.с.): “*Бирөө силерге тийшише турған болсо, же талоонго салғаны жатса “мен ороздумун” дегин,*” - деп буюрган. (Мұслим, Сыям, 163)
- ✓ Өзүнө караганда жашоо-шарты начар адамдардын абалын түшүнөт жана алардын маселелерин чечүүгө аракет кылат.
- ✓ Терен ишеним менен жана ақыбетин бир гана Алла тааладан күтүп орозо кармаганы үчүн буга чейинки кылган күнөөлөрүнүн кечирилерин билет жана өмүрүнүн калган бөлүгү үчүн жаңы барак ачып, өзүн ар кандай жамандыктардан, күнөөлөрдөн оолак кармайт.
- ✓ Он бир ай боюнча еткөргөн күнүмдүк турмушу жашоосунун нугун канчалык өзгөрткөнүн көрөт, анан жашоосун ушул багыт боюнча уланта берсе өзүн жакшы нерселерге алпарарын байкайт.



Төмөндо бир күндөлүктөн алынып жазылган болум бар. Кызыгу менен окуйсуңар. Анткени, айрым сөздөр чечмеленүүгө тийши болгон шарттуу белгилер менен берилди. Кана эмесе, бул табышмактуу белгилерди чечмелей алар бекенсинер, корөлүчү.

“Күндөлүк дөптеринде роза гүлүнүн бир жалбырагы”

25-декабрь

Бүгүн үйдө күндөгүдөн башкача кандайдыр бир толкундану бар. Апам иштерин кылып кооп, шашкан боюнча аны-муну алып келгени дүкөнгө жөнөдү. Чоң атам чоң энемден улам эле кофе сурат аткан. Чоң энем ага кофени көп ичпеши керектигин эскертип ачуулана баштаганда, чоң атам: “Ачууланып арызданба, сенден □●○●●■ айы боюнча кофе сурабайм,” – деди. Чоң атам кофесиз туралбайт. Кантип убадасында турар экен, билбейм. Бүгүн алгачкы ▼*□*♦*♦* намазы окулат, биринчи ▲*♦◆□* турулат.

Апама быйыл Рамазан айында толугу менен □□♦*□ кармаарымды айттым. Аябай қубанды. Кечки тамактан кийин даарат алып мечитке бардык. Мечит ичи тим эле жық-жыйма. Намаз окугандан кийин мечиттен чыккан кишилерге көз чаптырдым. Жүздөрүнөн толкунданганы байкалган адамдардын селдей кантаган калың катмарын көрүп Алла таалага шүгүрчулук кылдым.

26-декабрь

Окууда жүргөнүмдө орозо кармаганымды унутуп калып эле байкабай бир жолу суу ичип алыптырмын. Чоң энеме айтсам ал орозомдумун бузулбагандыгын эскертип: “Алла таала сени сүйөт экен. Көрдүнбу, сенин суусунунду кан-дырыгысы келген турат,” – деп жоруп койду. “Мен да Алла тааланы сүйөмүн,” – дедим. Курсагым ачты десем чоң атам: “Бир нерсе менен алек болсоң билинбей калат,” – деди. Чоң атам экөөбүз гезиттеги орозо менен байланыштуу красвордду толтурдук. Мен суроосун окудум, чоң атам жандырмагын тапты. Деги чоң атамдын билбеген нерсеси жок, бар-жоктун баарын билет.

Апам Рамазан башталды деп атайын гүллач деген таттуу жасады. Гүллач – Рамазан айынын гулүү. Гүллач салынган табакты тартып алдыма койгонумда чоң атам: “Адам өзүн өзү тарбиялашы учун ♦*▼*□ дасторкону жакшы бир мүмкүнчүлүк,” – деп башымды сыйлады. ♦*→*○ *■*□→ дын окулушуна аз калган эле. Ошондой болсо да, дегеле убакыт ётпөгөндөй сезилет. Азан окулганда “Оо, Аллам, азанды угуу кандай сонун!” – дедим. Баары күлүштү.

III БАП

1. Алла тааланын берген ырыссынын ал үчүн сартоо – зекет

Исламдын негиздеринин бири болгон зекет – дүйнө-мүлк аркылуу жасалган бир ibadat. Зекет – был жашаш үчүн керек болгон негизги муктаждыктарын жоюлганына бир жыл болгондон кийин дүнүйө-мүлкүндүн белгилүү бир бөлүгүн (көбүнчө кырктан бирин) жылда бир жолу ага муктаж болгондорго берүү дегенди түшүндүрөт. Зекет ыйык Куранда ар дайым намаз менен бирге эскерилиет. Демек, зекет берүү мусулмандардын жашоосунда намаз өндүү эле терен орун алууга тиши: “... *Алла таала мага жашап турган кезимде намазды* (аткарууну) *жана зекетти* (аткарууну) *буорду.*” (Мариям сүрөсү, 31)

Зекет – байдын жакырга көрсөткөн жардамы эмес, жакырдын байдын мал-мүлкүндөгү эмгек акысы. “(Алардын) *мал-мүлктөрүнүү* (жардам) *сураган жана* (уялганынан улам сурай албай) *мал-доөлөттөн ажыраган-муктаж кишилер үчүн бир акы-үлүш бар.*” (Ваз-зарият сүрөсү, 19). Бай киши зекетин берип жатканда алдынdagы адамдын көнүлүн оорутпаш үчүн колунан келишинче аяр мамиле жасоого тиши. Анткени, жакшылык кылып, бирок анысы менен адамдардын көнүлүн ооруттуу, басынтуу жасалган жакшылыктын текке кетүүсүнө себеп болот.

Зекет берүү бир караганда дүнүйө-мүлктүн бөксөрүшү сыйктуу көрүнүшү мүмкүн. Бирок зекети берилген дүнүйө-мүлк Алла тааланын берекети менен тес-керсинче көбөйүп артат: “*Мал-мүлкүн Алла жолунда сарптагандардын абалы ар бир машагында жузден даны болгон жети сабакты өндүрүп чыгарган бир даана урукка* (дан) *окшойт.* *Алла каалаганына эселең берет.* *Алла кең пейил,* *Ал баарын билет.*” (Бакара сүрөсү, 261)

“*Алардын мал-мүлктөрүнөн аларды ошол менен тазарта турган бир садага ал жана аларга дуба оку..*”

(Тооба сүрөсү, 103-аят.)



“*Момундардын чындал эле күтулушту.*
Алар намаз-дарына терең урмат
корсөтүшөт.
Алар пайдасыз иштерден жана бош сөздөрдөн жуз бурушат.
Алар зекетти төлөшөт.”

(Мүминуун сүрөсү, 1-4-аяттар.)

И
Б
А
Д
А
Т

31

Д
И
Н
И
М
Д
И
У
Й
Р
Ө
Н
М
У
Н

Юнус Эмренин бул төрт сап ырын зекет жагынан ойлонуп, оюңарды жолдошторуңар менен бөлүшкүло.

*Мал ээси, мұлқ ээси,
Кана мунун биринчи ээси,
Мал да жалған, мұлқ да жалған,
Бар бираз да сен ой толго.*

Зекет берген киши...

- ✓ Сараптык, өзүмчүлдүк, бой көтөрүү сыйктуу начар мүнөздөрдөн өзүн арылтат.
- ✓ Берген ырысқылары үчүн Алла таалага ыраазычылык билдириши керек экенин, ыраазычылыктын болсо сөз менен гана болбогонун андал билет.
- ✓ Байлар менен кедейлердин ортосундагы материалдык тенсиздиктин жоюлушуна салым кошот. Ушундайча бай жана кедейдин ортосундагы сезимтал жакындашууга, бири-бирине урмат-сый көрсөтүүнүн есүшүнө, коомдук бейпилдиктин сүрушүнө көмөк көрсөтөт.
- ✓ Коомчурукта тилемчилик, уурулук жана чөнтөкчүлүк сыйктуу жаман жана жүз кызартуучу абалдардын азайышына көмөкчү болот.
- ✓ Коомдогу милдеттерин түшүнөт, ынтымак жана биримдик рухуна ээ болот. Дененин бир мүчөсү ооруганда башка мүчөлөр да бул оорудан таасирленгендөй эле коомдо болгон маселелерге жүрөгү сыйдайт жана муну чечүүгө колунан келген салымын кошот.
- ✓ Өзүн акчасы менен буюунун кулу болуудан күткарат. Колундагы байлыктын чыныгы ээсинин Алла таала экендигин билдирген болот.
- ✓ Берүү, бөлүшүү, жардамдашуу, боордошунун дартына дааба болуу сыйктуу негизги адамдык сапаттар менен жетилет жана азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) “*Берген кол алган колдон артык,*” (Бухари, Невекат, 1) – деген күш қабары менен бактылуу болот.



“Аз кайыр-садага көп баләэни кубалайт” деген сөздүн маанисин жолдошторуңар менен талкуулагыла.

2. Ъйык сапар – ажылык

Исламдын негиздеринин бири болгон ажылык ары мал-мұлқ, ары дене менен кылынган бир ибадат болуп саналат. Ажылык – жылдын белгилүү бир мезгилинде Меккедеги Каабаны жана белгилүү ыйык жайларды зиярат кылуу. Улуту, түсү, жынысы, тили, социалдык абалы жана жаш өзгөчөлүктөрү ар турдүү адамдардын өзара төң абалда чогулушкан жылдык жыйналуу мезгили болуп эсептелет.

Ажылык сапарында Мекке шаарындагы Кааба баш болуп, Сафа, Марва, Арафат, Муздалифа жана Мина сыйктуу ыйык жерлер зиярат кылынат.



Чөйрөңдердөн ажыга барып келген бирөөнө кайсы жерлерди зиярат кылганын, ал жерлерде өзүн кандай сезгенин сурагыла.

Меккенин айланасындағы **микат** деген жерлер **харем** аймагынын чектерин билдирет. Бул чектерге жеткенде киши кийимдерин, бут кийимин жана байпактарын чыгарып, эки оромолго оронот. Андан кийин ажылыкка ниет айтат жана **төлбийе** келтириет. Ушундайча **ихрамга** кирилет жана ажылык ибадаты башталат. Бул айда ажылык өтөөнүн эрежелери жол-жобосуна ылайыктуу түрдө орундастылат. Ажылыкты наисип кылган Алла таалага ыраазычылык билдириүүнүн бир белгиси катары курмандык чалынат жана ажылык аяктайт.

Ажылыктын парздары

Ихрам – Ажылык өтөөгө ниет кылыш, телбийе келтирген кишинин жөнөкөй мезгилдерде кылган гүл үзүү, дарак кыюу, сакал-мурут алуу, тигилген көйнөк кийүү, ууга чыгуу сыйктуу айрым иш-аракеттерден ажылык мөөнөтү ичинде алыс турушу.

Каабаны тооп кылуу – Хажерулесвед (кара таш) турган бурчтан баштап Каабанын айланасында жол-жобосу менен жети жолу айлануу.

Арафатта токтолуу (вакфе) – Ажылардын Меккенин түштүк тарабындағы Арафатка келип, Курман айттан бир күн мурун белгилүү бир мөөнөткө токтолуп турушу.

Кулдук уруу

Буйругуңа башым даяр Аллам, башым даяр...

Буйругуңа башым даяр оо төңдеши жок Аллам! Башым даяр...

Даңктаарым жалгыз гана Сенсис, бардык даңктоом Сага гана...

Жеткен ырысқыларымдын баары Сеники, бардык нерсе да Сеники...

Сенин төңдешин жок.

Курмандык сооу – жеке адамга эле эмес, жалпы коомчулукка да көптөгөн пайдалуу жактары болгон бир ибадат. Курмандык сойгон киши Алла таалага болгон ишениминин бекемдигин көргөзөт, коомчулукта бир туугандык жана өз ара көмөктөшүү сезимдеринин күчтөнүшүнө салым кошкон болуп саналат.

Ажыга барган киши...

- ✓ Жөнөкөй кийим кийип, тиги ажылар менен бирдей шарттарда кыймыл-аракет жасап, төндик сезимдерин бекемдейт.
- ✓ Атак-данқ, байлык-дөөлөт, мал-мүлк өндүү материалдык баалуулуктардын бүгүн бар болгону менен эртең жок болушу мүмкүн экендигин баамдайт.
- ✓ Ырк, өн, жыныстык өзгөчөлүк, тил, жаш сыйктуу өзгөчөлүктөрдүн убактылуу жана анчалык маанилүү эмес экендигин түшүнөт. Ислам боордоштугунун айланасында бардык адамдар менен таанышып жакындашуунун канчалык маанилүү экендигин сезет.
- ✓ Алла тааланын алдында адамдардын жасаган иштеринин эсебин бөрүүчү макшар күнүн эстейт жана акырет үчүн өзүн даярдоо түшүнүгүнө ээ болот
- ✓ Сабырдуулук, кыйынчылыктарды жеңе билүү, чогуу-чаран иш жүргүзүү, өзара көмөктөшүү, арка-жөлөк болуу сыйктуу мыкты сапаттарды үйрөнөт.
- ✓ Алла тааланын өзүнө ыроологон ден-соолук, шык-жөндөм, мал-мүлк өндүү ырысқыларына шүгүр кылат.
- ✓ Азириети пайгамбар жана анын жолдошторунун жашаган жерлерин кыдырып көрүп, алардын калтырган диний мурастарына мурункудан да көбүрөөк ээ болот.
- ✓ Диндин жеке адамдык касиетти өнүктүрүү жагы менен кошо бүтүндөй коомдук жагынын да олуттуу маанингэ ээ экенин түшүнүп, коом ичиндеги укук, милдеттерге байланыштуу жоопкерчиликтерди өзүнө алат.



Адеп-ахлак

Динимдий
шаренөмүн



Иликтө-Изилде-Ойлон

- Адеп-ахлак, жигердүрүүж, муноз сөздөрүнүн маанилерин сөздүктөрдөн карагыла.*
- Адеп-ахлактуу болууну өзүбүзгө жобо кылсак, эмне кылышыбыз керек?
- Белгилүү бир кишинин өмүр баянын үйрөнүп, үлгүлүү кыймыл-аракеттерин жолдошторунарга тааныштыргыла.
- Өзүнөргө жаккан эң адеп-ахлактуу кыймыл-аракетинерди ойлооп, анын сilerге алып келген пайдаларын айткыла.
- Өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн алдындагы ахлактык милдеттерин билген бир мусулман эмнелерди жасайт?
- Пайгамбарыбыздын (а.с.) “Бардык балдар табиятынан мусулман болуп туулат” (Мұслим, Кадер, 25) деген сөзүнөн эмне түшүнөсүнөр?
- Айлананарадагылар менен маек куруп, пайгамбарыбыздын (а.с.) ахлагынын аларга тийгизген таасирин сурагыла.
- Чөйрөсүнүн жана бардык адамдардын алдындагы милдеттерин билген бир мусулман эмнелерди жасайт?
- Пайгамбарыбыздын (а.с.) Коштошуу күтпасын окуп, ахлактык насааттарын тапкыла.
- Жолдошунарга адеп-ахлактуу болуунун пайдаларын кандайча түшүндүрөсүнөр?
- Дин маданияты жана ахлак маалыматы китебинерден же Дин иштери башкармалыгы тарбынан жарыяланган китептерден адеп-ахлак менен байланыштуу бөлүмдөрдү окугула.

Жашоонун жаңырығы

Бир киши менен уулу сейилдеп жүрүшкөн эле. Бала капысынан чалынып кетип жыгылып түштү. “Ай!” – деп бакырып жиберди. Тээ алдынагы тоонун чокусунан “Ай!” деген бир үн угулду. Бала кызыгуу менен “Сен кимсиң!?” – деп сурады, “Сен кимсиң!?” – деген жооп алды. Бул жолу ачууланып кетти жана “Сен коркоксун!” – деп кыйкырды. Тоодон да “Сен коркоксун!” деген үн чыкты. Бала атасын карап: “Ата, эмне болуп жатат?” – деп сурады. Атасы тоону карап: “Сага суктана-мын!” – деп кыйкырды. Тоонун жообу “Сага суктана-мын!” болду. Атасы кайрадан: “Сен укмуштай кереметсиң!” – деп кыйкырды. Тоодон келген жооп “Сен укмуштай кереметсиң!” болду. Бала абдан таң калды, бирок дагы эле эмне болуп жатканын түшүнө албай турду. Атасы мындай деп түшүндүрдү: “Бул жаңырык деп айтылат. Негизинен бул – жашоо. Жашоо дайыма сенин ага бергендеринди кайра сага берет.”

Адамдар бири-биринин құзғусу. Жашоо-тиричилиги бизди жана карым-катнаш түрүбүздү бири-бири бизге жасаган мамилелери биз белгилейт. Бизге кандай мамиле қылышынын кааласак, биз да ошондой мамиле қылышыбыз керек. Эмне көргүбүз келсе, аны тартуулашыбыз керек. Сүйүү күтсөк сүйүү, мәэрим кааласак мәэрим, сый күтсөк сый... Эмнеге дуушар болгубуз келбесе, аны да жасабашыбыз керек. Кастькка дуушар болбош үчүн кастьктан, өзүмчүлдүк көрбөш үчүн өзүмчүлдүктөн, адилетсиздикке кабылбаш үчүн адилетсиздиктен сактанууга тийишпиз.

*Сүйүктүү
пайгамбарыбыз
(а.с.) мындаи
деп буюрат:
“Силердин
ичиңерден бири
өзү учун каала-
ганын дин боор-
дошу учун да
каалабаса чын
жүрөктөн
ыйман келтир-
ген болуп
эсептелбейт.”*

Алтын эреже:
*Сага кандай мамиле қылышынын кааласаң, сен да
ошондой мамиле кыл.*

(Бухари, Иман, 7.)

I БАП

1. Ислам – бийик ахлак

Бийик ахлак – туура өкүм-жоболор аркылуу адамдын аракетинин жөнгө салынышы жана ал аракеттердин көнүмүш адатка айланышы. Исламдын эң негизги максаты – адамдардын бийик ахлак ээси болушу жана токтолушу. Ислам бийик ахлак дегенди түшүндүрөт. Пайгамбарыбыз (а.с.) “Мен бийик ахлакты толукташ үчүн жиберилдим,” – деп буюрган. (Муватта, Хұснұл-Хулқ, 8)

Бир мусулмандын кадыр-баркы адеп-ахлагынын денгээли менен өлтөнөт. Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) бийик ахлак ээси болгондорду жакшы көргөнүн билдирип, “Алла тааланын алдында эн сүймөнчүктүү пендeler кимдер?” деген суроого да “Ахлагы эң бийик болгондор,” – деп жооп берген. (Тергип ве Терхиб, 4/182)

Ислам дини ыйман жана ибадат негиздери менен адамдардын начар мүнөз жана жаман адаттардан кутулуп, адеп-ахлак ээси болушун максат кылат. Мурунку бөлүмдөрдө Алла таалага, периш-төлөрине, китечтерине, пайгамбарларына, ақырет күнүнө, кырсык менен тагдырга ыйман келтирген, намаз окуган, орозо кармаган, ажыга барган жана зекет берген бир кишинин ээ болгон мыкты сыппаттарын көрдүк. Муну менен бирге эле адамдын ыйманынын жана ибадаттарынын наркы да ахлагынын бийиктиги менен байланыштуу. Алла тааланын сүймөнчүгүнө ээ болуунун жолу бийик ахлактан өтөт.

*“Кимде ким жакшылык
кылып, өзүн Алла таалага
тапшыrsa, эч шексиз эң
бекем кулпуга карманган
болот. Иштердин соңу
Алла таалага барат.”*

(Локман сүрөсү, 22-аят.)

Быйман жана ибадат негиздерин Курандан жана азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) сүннётүнөн үйрөнгөнүбүздөй эле эмненин жакшы, мыкты жана пайдалуу экенин, эмненин жаман, жанылыш же зыяндуу экенин да ушул эле булактардан үйрөнөбүз. Би-

йик ахлакка ээ болуу үчүн Алла тааланын буйруктарына баш ийип, тыюу салган нерселеринен алтыс болобуз. Бул буйрук жана тыюулардын бардыгы бири-бирине байланыштуу.

Ээ болгон бир жакшы адатыбыз өзү менен бирге башка жакшы мүнөздөрдү да алтып келет, начар мүнөздөрдөн алтыс болушубузду жана кутулушубузду да камсыз кылат. Мисалы, адилеттүү болууга аракет кылган бир киши башкаларынын укуктарына урмат көрсөтөт. Ата-энесине, жолдошторуна, туугандарына, өзүнөн кичүүлөргө жана улууларга, Алла тааланын жараткан бардык нерсесине урмат-сый менен мамиле кылат. Алла таалага көрсөткөн улуу урматы ага жоопкерчиликтерин эстетет.

Канаты сынган бир күштүн, бурчта отуруп ыйлаган бир баланын, же болбосо, андан жардам сурагандардын алдында өзүн жооптуу сезет. Айлана-чейрөсүнө мээрим чачып, көнпейилдүүлүк менен карайт жана ээ болгон ырысқылары үчүн Алла таалага шүгүр кылат. Шүгүр кылганы ыйманын арттырат, ыйманы да кайратын...

Адилетсиздик жана зулумдук менен тайманbastan күрөштөт, күрөшкөн сайын үмүтү жана чыдамы артат. Сабырдуулугу аны өчөгүшүп кек сактоодон оолактатат, ушундайча жамандыкка жакшылык менен бөгөт болууну үйрөнөт. Убадасында турбаган жолдошуна өзү ар бир айткан убадасын оруннатуу менен үлгү болот.

Сөзүндө турганы үчүн урмат-сый көрөт, жакын достуктар күтөт. Достук аны кызганчаактыктан алыштатат, ага бир мүнөз болууну үйрөтөт. Өзүнө жана коомго эмгек сициргендөргө да чын жүрөктөн жылуу мамиле кылат. Эмгектин кадырын билет, эч кимди жана эч бир нерсени кордо-бийт. Алла таала жараткан ар бир нерседе кандайдыр бир сулуулуктун бар экендин андайт. Жашоого жакшы үмүт-тилек менен умтулуп, бактылуу болот. Жолдошторуна құлуп-жайнап салам берип, кубанычын айланасындағылар менен тен бөлүштөт.

*Сүйүктүү пайгамбарыбыз (а.с.) мындаи деп буюрган:
“Кичүүлөрубүзгө ызаат кылып мээрим көрсөтпөгөн жана улув-
ларбызыздын кадырын билбеген (киши) бизден эмес.”*

(Эбу Давуд, Эдеб, 58.)

*“Ант болсун,
Алланың
пайгамбарында
силер үчүн,
Алла жана
Акырет
күнүнөн
үмүткөр бол-
гон, ошондой
эле Алланы көп
эскерген
кишилер үчүн,
эн сонун үлгү
бар.”*

(Ахзааб сүрөсү, 21)

2. Адеп-ахлактын булагы катары сүйүктүү пайгамбарыбыз

Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) Алла тааланын кабарын адамдарга жеткирүү милдетин аткаруу менен бирге бул кабардын талаптарына ылайык жашоо ёткөргөн. Анын жашоосу бизге кандай кыймыл-аракет жасашыбыз керек экендиги боюнча эң мыкты жол көрсөткүч болот. Кандай жагдайда болсок да, анын жашоосунан бир үлгү таап, өзүбүздү азирети пайгамбарыбыздын жол көрсөткүчтүгү алдында кальптандыра алабыз. Ал кайсыл учурда кандай мамиле кылган? Анын жашоосун үйрөнгөн сайын силерге кандай жол көрсөткөнүн да табасынар. Түрмушунарда туш боло турган жагдайларда азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) силерге кандай үлгү боло турганы боюнча бир нече мисал келтирели:

- ✓ Бай жана бардар болгон учурунда азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) соода кылып, кербендерди алып барып келген мезгилдериндеги берешендигин эсте.
- ✓ Кедей жана жакыр болгон мезгилинде азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) мекенин жана бардык мал-мүлкүн таштап, Меккеден Мадинага көчкөн учурдагы сабырдуулугун эсте.
- ✓ Колуна бийлик тийип, башкаруучу болгон мезгилинде ошол доордун мен деген жакшылары өзүнө баш ийгенде азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) аларга кандай адилеттүү мамиле кылганын эсиңе сал.

- ✓ Өзүндү алсыз жана жалгыз сезгенде, азирети пайгамбарыбыздын Меккеде тарткан азап-тозоктору менен кыйынчылыктары көз алдына тартылсын.
- ✓ Жеңишке жетишкенде азирети пайгамбарыбыздын Бедир, Хунейн жана Меккеде душмандарды жеңген күндөрүн эстеп, анын кылган аракеттеринен сабак ал.
- ✓ Жеңилүүгө дуушар болгондо азирети пайгамбарыбыздын Ухуд согушунда шайит жана оор жарадар болгон жолдошторунун арасында кайғыга батып, кабыргасы кайышып кыдырып жүргөнүн, бирок буга карабастан жакшылыктан үмүтүн үзбөгөнүн ойло.
- ✓ Кимдир бирөөгө бир нерсе үйрөтсөн азирети пайгамбарыбыздын мечитте жолдошторуна кандай мугалим болгонун эсте.
- ✓ Бирөөдөн бир нерсе үйрөнсөң азирети пайгамбарыбыздын Жебире-йилдин алдында кандайча тизе бүгүп тенирдик маалыматтарды үйрөнгөнүн ойло.
- ✓ Сага көмөк көрсөтө турган эч кимиң болбосо да, адилетти ишке ашырып, жакшылыкты айткың келсе Меккедеги алсыз абалына кара-бастан азирети пайгамбарыбыздын теңдикти жана адилеттүүлүктүү ачык-айкын жарыялаган мезгилини эсиңе сал.
- ✓ Кандайдыр бир окуя же оюнга калыс болсон Исламдан мурун Курай-шы улуктарынын бири-бири менен түшүнүшө албай, Хажерүлесведди ордуна коюш үчүн азирети пайгамбарыбызды калыс кылышканын жана азирети пайгамбарыбыздын кандай чечим кылганын ойло.



**Жолдошторуңар менен бирге бир мусулмандын өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн алдындагы милдеттерин ойлогула.
Ар бириңер алфавиттик тартылты карат, ошол тамга менен башталган бир сүйлөм айткыла.**

Мисалы:

- [A] Алла таалага сыйынуу мусулмандын милдеттеринин бири.
- [Б] Бир мусулмандын милдеттеринин бири – улуу кишиге урмат корсоттуу.
Кезеги келгенде ылайыктуу сүйлөм түзө албай калгандар оюндан чыгарылсын.

*“Раббиң
жалғыз Өзүнөн
башқага әч качан
ибадат
кылбашиңарды,
ошондой эле ата-
эненерге жасакы
мамиле
жасашыңарды
буорду. Эгер
алардын (ата-
эненин) бирөөсү,
же болбосо экөө
тен сенин
жаныңда карып-
арысса, аларга
карап “әх” дебе
(үшкүрбө) жана
аларды жемелеп-
басмыrlаба.
Аларга жасакы сөз
айт. Аларга
боорукердик менен
мамиле кылып,
кичинейил бол
жана: ‘Раббим,
мени (алар) на-
ристе чагымдан
тарбиялат-
өстүрүшкөндөй сен
да аларга ырайым
кыл,’ – деп айт.”*

(Ал-исра сүрөсү, 23-24-аяттар.)

II БАП

Өзүбүздүн жана үй-бүлөбүздүн алдындагы милдеттерибиз

Алланын ар дайым бардык нерсени көрүп турарына, жасалгандардын баарын билип турарына, жашыруун жана ачык болгон бардык нерселерден кабары болуп турарына ишенгенбиз жана жүрүштурушубузду мына ушул ишеним менен көзөмөлдөп турабыз. Бул ишеним адамды өз жүрүш-турушу үчүн өзүн жооптуу сезүүгө, өз милдетин кынтыксыз орундатууга өбөлгө түзөт. Бул **жоопкерчилик** деп аталат. Ары Алла таалага, ары башка адамдарга, ары бүткүл жаратылгандарга карата жоопкерчиликтүү милдетибиз болгондой эле өзүбүздүн жана үй-бүлөбүздүн алдында да милдеттерибиз бар. Адам башкалардын алдындагы милдеттерин орундаыш үчүн алгач өзүнүн алдындагы милдеттерин аткарышы керек.

“...Өзүнөргө буйрулган-
даң Туура Жолдо болгула!”
(Худ сүрөсү, 112-аят.)

“...Өзүңөрдү өзүңөр көркү-
нүчтүү өлүмөт таштабагыла...”
(Бакара сүрөсү, 195-аят.)

А
Д
Е
П
-
А
Х
Л
А
К

43

Д
И
Н
И
М
Д
И
У
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) “*Бардык балдар табиятынан мусулман болуп туулат*,” - деп буюрган. Жаратылышыбыздагы акыйкаттуулукту жана тазалыкты сактап калуу өзүбүздүн алдыбыздагы милдеттердин ичинен эң башкысы болуп эсептелет. Ишеним – адамдардын эң негизги муктаждыктарынын бири. Адам бир гана ыйман аркылуу бакубат турмушка жетет. Жан-көнүлүк бир гана жакшы жана жагымдуу мамилелерден ыракат алат.

Ал эми адам акылынын жана ой көрөнгөсүнүн азыгы болсо – билим. Билим ыйман менен айкалышканда адамды ар қандай жамандыктардан жана ыплас нерселерден оолак кылат. Билим алуу жөндөмү адам баласына берилген абдан маанилүү ырыскы болуп саналат. Бул жөндөмдү колдоно албаган адам өз акылына адилетсиздик кылган сыйктуу эле Алла-нын берген ырыскысына да ыраазычылыгын билдирибек болот.

Адам баласы билим жана ыйманга ээ болгонунда ибадаттарды орундаату керек экендигин да түшүнөт. Ибадаттар Алла таалага урмат көрсөтүүнүн белгиси болуу менен бирге эле адамдын бу дүйнөдө жана акыретте бакытка жетүүсүнүн шарты болуп эсептелет. Бул дүйнөдө жана акыретте жыргалчылыкка жетүүнү самаган адамдын өзүнүн алдындагы милдеттеринин бирөө мына ошол ибадаттарды оруннаттуу болот. Бул милдеттердин баарын оруннаттуу үчүн адам ден-соолугуна да кароосу зарыл. Ден-соолугубуз Алла тааланын бизге берген аманаты болуп эсептелет. Баарыбыз бул аманатты өтө этияттык менен сактоого тийишпиз. Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) “*Денеңдин сенде акысы бар*,” - деп буюрган. (Тач, 2/100).

Адам адегенде эң жакындарынын алдындагы милдетин оруннатышы керек. Бул жакын кишилердин ичинен эң негизгилери ата-энеси болуп саналат. Сөзүбүз же жасаган мамилелериз менен эч качан ата-энебиздин көнүлүн оорутпай, аларга жылмая карап жылуу сөз айтып, эңсеген мүдөө-талааттарын аткарууга аракет кылуунун башкы милдеттериздин бири экендигин унутпашыбыз керек.

“Алла тааланын эң жакшы көргөн нерсеси – өз убагында окулган намаз жана ата-энеге жакшилык кылуу.”

(Тирмизи, Салат, 127/176)

Өзүнүн жана үй-бүлөсүнүн алдындагы ахлактык милдеттерин билген бир мусулман...

- ✓ Жасай турган ишин болушунча жакшы жасаганга аракет кылат. Анткени, ал Алла тааланын жана өз абийринин алдында эртели-кеч эсеп берүүгө тийиш экендигин билет.
- ✓ Өзүнө үйрөтүлгөн нерселерди абдан жакшы үйрөнүүгө аракет кылат, билимин жогорулаттуу үчүн жанын үрөйт.
- ✓ Башкаларга карата эле туура, туз мамиле кылбастан өзүнө карата да туура мамиле кылат.
- ✓ Кененчилик келип, молчулукка жетсе каниет кылат, кең дүйнөсү тарып, кыйынчылык башына түшсө кокуй-алатка түшпөйт. Кабылган бардык нерседе өзү үчүн кандайдыр бир кайрым жана жакшылык бар экендигин билет.
- ✓ Өз мүмкүнчүлүгүнөн сырткары кандайдыр бир нерсе боюнча жооптуу эмес экендигин билет. Жооптуу болгон нерселерди өз калыбындай аткара албай калбайын деп тынчсызданбайт. Себеби **“Алла таала эи бир жанды чамасы жетпеген нерсеге буюrbait.”** (Бакара сүрөсү, 286)
- ✓ Жакшы жана жаман делген бардык кыймыл-аракеттеринин кайтарымы болорун билет жана үй-бүлө ичиндеги өз милдеттерин башкаларга түртө салбайт.
- ✓ Өзүмчүлдүктөн алыс болуп, үй-бүлө мүчөлөрүнө болгон сүйүсү жана жакындыгы артат. Мунун жакындары менен болгон өзара мамилелерине жакшы таасир берерин билет.
- ✓ Азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) өрнөктүү өмүр жолун үлгү кылат. Үй-бүлө жана ага-туугандары менен болгон ички мамилесин Анын көрсөткөн үлгүсүндөй жөнгө салат.
- ✓ Кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылып калса, калдастап кайратынан тайып калбастан аны женүүгө аракет кылат.
- ✓ Акылсыз түркейтө окшоп абайсыз алкына берүү эрдик эмес, ашарапкан-дык жана өзүн өзү билбегендик болорун билет.
- ✓ Ар дайын туура нерсени кылууга аракет кылат.

Өзүңөрдүн кыялыңардагы эңсеген кесиптин ээси болгонуңарды элестеткиле. Врач, инженер, мугалим, муфтий, имам, учкуч, архитектор... Ошол өз кесибиңер боюнча шишен жатканды эмнелерге көңүл бурушуңар керек экендигин айткыла.

Төмөндөгү абалдарды өзара талкуулагыла:

- *Организмиздеги ар бир мүчөнүн аткарган функциясы тууралуу ой жүгүрткүлө. Эгерде ошол мүчөлөрдүн ичинен бирөө өз функциясын аткарбаса, б.а. иштебесе кандай болот?*
- *Үй-було мүчөлөрүнүн милдеттери кайсылар? Эгер алар өз милдеттерин аткарбаса кандай болот?*

- ✓ Дайыма туура сүйлөп, түз жүргөндүктөн эч качан эч кимге төлөмөр болбойт.
- ✓ Ысырапчылыкка жол бербейт, ошондой эле сарандыктан да алыс болот.
- ✓ Улуу-кичүүлөргө сабырдуулук менен урмат-сый көрсөтүп, сыйык мамиле кылат.
- ✓ Быңгайсыз абалдарда ага карата жасалган кандайдыр бир күтүлбөгөн терс мамелерден өзүн коргойт. Өң-алеттен кетип алактап шашып калбайт. Карбалаастабай өзүн токтоо кармап, окуяларга сабырдуулук менен баа берет. Чечкиндүү жана жигердүү мамиле кылат.
- ✓ Жашоосун Алла тааланын берген чен-өлчөмдөрүнө ылайык ырааттуу тартипке салып алат. Кандайдыр бир кыйынчылыкка кабылып калса, коркуп тынчсыздынбастан токтоолук менен өтө этият мамиле кылып, аны акырына чейин болсо да чыдан женип чыкканга аракет кылат.
- ✓ Туугандарынын же башкалардын жеткен ийгиликтерине ичи күйбөйт. Баарына бирдей жайдары мамиле кылат.
- ✓ Кылган мамилесинен жана сүйлөгөн сөздөрүнөн анын ак ниеттүүлүгү байкалып турат.

Төмөндо айрым журуши-туруштук мамилелерден мисалдар көлтирилди. Бул мисалдардын түшүндөгү кашаанын ичине жакшы бир мусулмандын жасасы туура болгон кыймыл-аракеттер учун Т, ал эми жасасы туура болгон кыймыл-аракеттер учун К тамегаларын жазыгла:

- | | |
|--|--|
| () Уурулук кылбайт. | () Убадасында турбайт. |
| () Ушак айтат. | () Өлчөп-тарктанда өөнөп калат, таразадан алдап жайт. |
| () Кумар ойнобойт. | () Жетим-жесирлерди коргойт. |
| () Өзүмчүл болот, жалгыз өзүн гана ойлойт. | () Чыдамы жок шашма болот. |
| () Тегерегиндеги жардамга муктаж болгон-дорго жардам берет. | () Жанындагы адамды алдайт. |
| () Башка бирөөлөрдүн мал-мүлкүн урук-сатсыз алып колдонот. | () Йиленбөй туруп аны менен жыныстык катнаш жасабайт. |
| () Өз пайдасы учун күрөштөт, башкаларды-кына маани сөрбейт. | () Жарык маанай, жайдары көнүлдүү болот. Баарына бирдей мамиле кылып эч кимдин көнүлүн ооруптайт. |
| () Ден-соолугуна зыяндуу ичкиликтерди ичпейт. | () Паракор болот. |
| () Өзүнө аманат кылыштан нерсени сактабайт. | () Карызын өз убагында кайтарбайт. |
| () Башка бирөөнүн акысынан коркот, эч кимге адилетсиздик кылбайт. | () Жасаган жакшылыгынын артыгын чыгарат. |
| () Арам нерселерди жебейт, адал оокат менин күн өткөрөт. | () Бардык нерсеге карата ынсантуу жана боорукер болот. |
| | () Калп айтпайт. |

A
Д
Е
П
-
А
Х
Л
А
К

Д
И
Н
И
М
Д
И
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

45

III БАП

Айлана-чөйрөбүздүн жана бүткүл адамзатынын алдындағы милдеттерибиз

А Д Е П - А Х Л А К

46

Д И Н И М Д И

Ү Й Р Ө Н Ө М Ү Н

*“Оо, момундар!
Алланын Өзү үчүн
чиңдыш жолду
кармоочу,
адилеттик менен
шахадат-кубөлүк
берүүчү болгула!
Бир элди жасаман
көрүшүңөр
силерди
адилетсиздикке
тартпасын.
Адилеттүү
болгула. Ошол
такыбаалыкка
жасыныраак.”*
(Мааида сүрөсү, 8-аят.)

Ислам адеп-ахлагы ар бир адамдын негизги укуктарына урмат көрсөтүү керек экендигин белгилейт. Ар бир адам жашоого, адал жолдор аркылуу мал-мүлк күтүүгө, адамдык касиетинен улам сый-урмат көрүгө, башка адамдар менен бирдей мамиле көрүүгө, жеке турмушуна башка бирөөлөрдүн кийилигишпөөсүнө, тамактанууга, үй-жай куруу сыйктуу негизги жашоо зарылдыктарын камсыздоого укуктуу.



*Азирети пайгамбарыбыздан (а.с.) “Эң кайрымдуу
адам ким?” - деп сурашкан экен.*

*Анда пайгамбарыбыз: “Адамдарга эң көп пайдасы
тийгендер,” - деп буюруптур.*

(Жамиу’с-Сагир, 9-47)



Мусулмандар бири-биринин жана ошондой эле дүйнөдөгү бүткүл адамдардын укуктарын урматташат. Мындан сырткары, өзара боордоштук сезими менен бири-биринин оорчуулуктарын женилдетишип, ар кандай кабылган катаал шарттарда өзара көмөктөшүп, бири-бирине арка-жөлөк болуну өз милдети катары түшүнүшөт. Башына кыйынчылык түшүп турган бирөөгө эч кандай кабагым-кашым дебестен, андан эч кандай пайда күтпөстөн чын дилден жардам берүүгө аракет кылат. Ал эми өздөрүнө кимdir бирөө тарабынан кандайдыр бир жамандык жасалгандан аны кечиришт, кек сактап кекенишпейт. Тек гана, өздөрү андай жамандыкка экинчи ирет дуушар болбошу үчүн колдон келишинче сак болуп, ар кандай андай күтүүсүз кырдаалдарды болтурбоого алдын ала аракет кылышы керек экендигин эске алышат.



“Өзү, сөзү, ичи-тышы бирдей болуу” дегенди кандай түшүнөсүңөр? Түшүндүрмө бергиле.

“Алар Алланы жана момундарды алдоого аракет кылышат. А чындыктында (алар) өздөрүн өздөрү алдан жатышкандыктарын байкаштайт.”

(Бакара сүрөсү, 9-аят.)

“Өзүн өзү алдоо” дегенди кандай түшүнөсүңөр? Түшүндүрмө бергиле.

Мусулмандар кишиге дайыма өтө аяр, назиктик менен мамиле кылышат. Адамдар менен жолугушканда күлүп-жайнап салам берип учурашышип, көнүлүнөн чыккан жылуу сөздөр менен сүйлөшүшөт. Жардамга муктаж болгон бирөөлөрдү көрүшкөндө, ага башкалардын жардам беришин күтүп отурушпастан өздөрү колдорунан келишинче жардамдашууга аракет жасашат. Тегерегинdegилерге жагымдуу өзгөчөлүктөрдү жаратуучу күчтү ар дайым өздөрүнөн табышат. Эгерде арнамысына шек келтирип, же адамдык укуктарына доо кетирүүчү кандаидыр бир сырткы күчтөр болсо, алар менен акыр аягына чейин күрөшүшөт. Кимdir бирөөгө адилетсиздик кылынса, ага макул болуп калышпайт. Адилетсиздикке кабылгандардын таламын талашышат. Кандай болгон күндө да адал жолдор менен пайда табуу керек экендигин билишет. Азирети пайгамбарыбыздын (а.с.) “Соодада адилеттүүлүгүн жоготпогондор кыятат күнүндө пайгамбарлар менен чоттуу болот,” - деген сөзүн (Тирмизи, Буйү’, 4) эстеринен чыгарышпайт. Бай-кедей, күчтүү-алсыз деп өң-кадыр менен карабастан бардыгына бирдей мамиле кылышат. Күчтүүнүн акылуу эмес, акылуунун күчтүү болушу керек экендигине ишенишет. Колу жетип ээ болгон нерселеринин ага Алла таала тарабынан берилген аманат боловун билишет. Эгерде бирөөнө жардам беришсе, ал киши мага карыздар болду деп ойлошпойт.

**“Оо момундар,
сабыр кылуу
жана намаз
окуу аркылуу
Алла тааладан
жардам
сурагыла.
Албетте, Алла
таала сабыр
кылуучулар
менен биргө.”**

(Бакара сүрөсү, 153-аят.)

A
Д
Е
П
-
А
Х
Л
А
К

47

Д
И
Н
И
М
Д
И

Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

“Оо, момундар! Өз үйүңөрдөн башка уйлорғө урук-сатсыз жана үй ээлерине салам бермейинчे кирбекиле. Ушул адат силер учун кайрымдуураак.

Ойлонун түшүнөсүңөр го деп силерге ушундай үгүт-насаат берилин жасат.”

(Нур сүрөсү, 27-аят.)

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

“Мал-мүлк күтүп, анын туягын санай берген сары эсеп, адамдарды (көрал-бастык менен) артка тартып, (анан аларга) каш серпин, көз кысып келеке кылган адамдардын абалы кандаи жасам!”

(Хумаза сүрөсү, 1-2-аяттар.)

Чөйрөсүнүн жана бардык адамдардын алдында өз милдетин билген бир мусулман...

- ✓ Бир гана өзү үчүн жашабагандыгын билет. Дүйнөдөгү бардык адамдарга колунан келишинче жакшылык кылууга аракет кылат.
- ✓ Достукка жана жолдоштукка маани берет. Жолдошторуна ишенимдүү.
- ✓ Сырга бекем болот. Башкалардын жеке турмушун сыйлайт.
- ✓ Эч кимди ушактап жамандабайт. Эч кимге кара санабайт.
- ✓ Башкаларды шылдында байт. Башкалардын да өзү сыйктуу эле бир адам экендигин терен түшүнүп, ошого жараша мамиле кылат.
- ✓ Ачууланганда сабырдуулук менен ачуусун жеңгөнге жана өзүн өзү карманып, кийин өкүнүп калбагандай иш кылганга аракет кылат.
- ✓ Улуу-кичүү дебестен бардыгына бирдей сый мамиле кылат.
- ✓ Зекет, битир берүү өндүү материалдык жоопкерчилигин орундуаттуу менен эле чектелип калбайт, адамдарга моралдык жактан да көмөк көрсөтүүгө аракет кылат. Адамдар үчүн жылуу мамиле кылып көнүлүн көтөрүүнүн да кандайдыр бир өзара жардамдашуу болорун билет.
- ✓ Чыныгы жардамдашуунун бир гана жакшы иштер үчүн жасаларын билет. Жаман, шойкомдуу иштер менен алек болгондорго болсо аларды андай жосунсуз иштерден оолактаттуу жолу аркылуу жардам берет.

*“Оо, момундар,
малыңарды
ортонордо бузук-
тук (т.а. уурулук,
каракчылык, сүткор-
дук, паракордук
ж.б.) жолдор менен
жесегиле! Ал эми өз
ара ыраазычылык
менен болгон соода-
сатык аркылуу
жыйнасаңар башка
сөз. (Эч
качан) Өзүңөрдү
бөөдө өлтүрбөөгүлө.
Албетте, Алла
силерге карата
абдан ырайымдуу.”*

(Ниса сүрөсү, 29-аят.)

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

*“Албетте,
“Раббибиз Алла,”-
деген, андан соң
туура жолдон тай-
багандарга эч кан-
дай коркунуч жок
жана алар кайги
тарышпайт. Алар
бейши ээлери
булушат жана
жакшылыгынын
үзүүрүн көрүшүп ал
жайда түбөлүк
калышат.”*

(Ахкаф сүрөсү, 13-14-аяттар.)

- ✓ Өзүнөн жардам сураган адамга **“Жардам сурганды эч убакта тилдең урушпа,”** (Духаа сүрөсү, 10) деп аятта баса белгилегендей, эч качан орой мамиле кылбайт.
- ✓ Жардам бергенден бир жери кемип калбасын билет. Тескерсинче, ээ болгон нерселеринин башкалар менен бөлүшкөн сайын берекеси артып көбөйөрүн билет.
- ✓ Бирөөгө жардам бергиси келгенде Жаратканынын: **“Жакши көргөн нерселериңдерен кайыр-садага кылып бермейинче эч качан жакшылыкка** (бейишке) **жетпейсиңер.** Кандай нерсени садага кылып берсеңдер да, албетте Алла аны билет,” (Аали имран сүрөсү, 92) – деген буйругун эстейт. Өзүнө жакпаган, же таштандыга ыргыткысы келген нерселерин эмес, жарактуу жана өзүнө жаккан нерселерди берет.
- ✓ Жардамдашып жатканда кабак чытып каш бүркөбөй, жаркылдап күлүп, жарык маанайда болот.
- ✓ Кимdir бирөөнө өзүн көргөзүү үчүн жардам бербейт. Башкача айтканда, он колу менен бергенин сол колу билбейт.
- ✓ Карамагында, же болбосо өзү менен чогуу иштеген кишилерге өз адеби менен ырайымдуу мамиле кылат.
- ✓ Эч кимдин адамдык аброяна шек келтирбеш үчүн адамдарга болушунча этият мамиле кылат.
- ✓ Бир тараптуу мамиле кылбайт. Адилетсиздик кылган киши анын эң жакыны болсо да, ага карабастан адилеттүүнүн тарабында болот.
- ✓ Алла тааланын адилеттүү экенин билет жана ага ишенет.

А
Д
Е
П
-
А
Х
Л
А
К

49

Д
И
Н
И
М
Д
И
Ү
Й
Р
Ө
Н
Ө
М
У
Н

Кимдир бирөөгө чакырык

Аңгемебиз *Баары*, *Бирөө*, *Кимдир бирөө* жана *Эч ким* аттуу төрт киши жөнүндө.

Жасалышы керек болгон абдан маанилүү иш бар эле жана аны *Баары*, *Бирөөнүн* жасаарына ишенчүү. Чындыгында ал ишти *Кимдир бирөө* да жасай алат эле. Бирок *Эч ким* жасабады. *Бирөө* буга абдан ачууланды. Анткени ал *Баарынын* иши болчу. *Баары* бул ишти *Кимдир бирөөнүн* жасай ала турганын ойлоор эле. Ал эми *Эч ким* болсо *Баарынын* бул ишти жасай албай турганын билчүү эмес. Акырында *Кимдир бирөө* жасай ала турган бир ишти *Эч ким* жасабаганы учун *Баары* *Бирөөнү* күнөөлөдү.

- ✓ Эч кимди алдабайт. Азириети пайгамбарыбыз (а.с.): “*Алдаган, же зыянга учураткан, же болбосо, көз будамайлаган* (кишилер) *бизден эмес*,”- деп буюрган. (Кензүл Уммал, 7825)
- ✓ Убадасында турат. Эч качан калп айтпайт.
- ✓ Кошунасы ачка турса өзү ток жатпайт.
- ✓ Ооругандарды зыярат қылат.
- ✓ Жетим-жесирлерди коргойт жана көз салып турат.

Суроолор:

1. Кимдир бирөөнүн өз жоопкерчилигин башкаларга шылтаган кандайдыр бир окуяга кубө күбө болдунарбы? Эгер ошондой окуяга кубө болгон болсоңор, анда кандай проблемалар келип чыкканын байкадыңдар?
2. Айланы-чөйрөндө “Муну ойлогондо мага эмне, башкалары ойлонсун” дебестен же-ке инсандык жана коомдук турмуштагы мил-детин толук аткарған адамдар барбы? Бар болсо бил агадмадардын коомдук турмушка кошкон салымын өз аранарда талкуулагыла?

Азирети Өмердин адилеттүүлүгү

Азирети Өмер калыйпалык мезгилинде бир күнү кечинде иштеп жаткан эле. Ошол маалда бир коногу келип калды жана отуруп аны менен маектеше баштады. Азирети Өмер дароо өйдө болуп, күйүп жаткан шамды өчүрүп, башка бир шам жакты. Коногу азирети Өмерге таң калычтуу карап калды. Эч нерсе түшүнгөн жок. Акыры чыдабай кетип сурады: “Ал да шам, тигил да шам. Экөө тен бирдей эле жарык кылат. Эмне үчүн бирөөнү өчүрдүн да экинчисин күйгүздүн?”

Азирети Өмер төмөндөгүдөй жооп берет:

“Өчүрүлгөн шам элдин акчасына алынган эле. Жеке езүмдүн иштеримди кылып жатканда, же болбосо жолдошторум менен маектешип жатканда аны колдонууга укугум жок. Ошондуктан ал шамды өчүрдүм дагы өз акчама алган шамды күйгүздүм.”

1. Текст боюнча айтканда адилетсиздик катары эсептелген мамиле эмне?
2. Кичинекей эле бир терс аракет адилетсиздиктин келип чыгышына себепкер болгон абалды көрдүңөр беле? Мисал келтиргиле.
3. Текстке карап адилеттүүлүк деген эмне экендиги жөнүндө бир аныктама бергиле.

 Өзө ара көмөктөшүү адамдар арасындағы коомдук мамилелерге кандай таасир эттө? Жолдошторуңар менен талкуулагыла.

Чөйрөбүздөгүлөрдү камкор, кайрымдуу болууга үндөө үчүн кандай иштерди кыла алабыз? Жолдошторуңар менен талкуулагыла.

Жалган айттоо, жылуу маанайда болуу бир мусулмандын айлана-чөйрөсүндөгүлөрдүн алдындағы милдеттерине кирет.

Силер да мусулмандардын айлана-чөйрөсүндөгүлөрдүн алдындағы милдеттеринин ичинен бешти жазыла.

*Мусулман –
мусулмандын
боордошу. Ага
душмандык
кылбайт, аны
жаралабайт,
кемсингитейт.*

(Бухари, Мезалим, 3-аят.)

*Момун –
адамдар менен
ынтымактуу
жашаган жсана
адамдар да
аны менен
тушунушуп
жашаган бирөө.
Адамдар менен
ымала түзбөгөн
жсана аны менен
да башкалардын
мамилеси
болбогон адамда
кайыр жок.*

(Ахмед бин Ханбел, 4/271)

*Азирети
пайгамбарыбыздын (а.с.)
бизге үйрөткөндөрүнөн:*

Эгерде ким боордошуунун муктаждыгын
жойсо, Алла да анын муктаждыгын жоёт.



Эгерде ким бир мусулманды
кыйынчылыктан куткарса, Алла да аны
кыяматта кыйынчылыктан куткарат.



Эгерде ким бир мусулманды кийиндирсе,
Алла да аны кыяматта
кийиндирет.

(Эбу Давуд, Эдеб, 46)

Бардык адамдар жардам бере ала турганчалык күчкө ээ

Мектептин дубалдардында жана көрнөктөрдө бош орун калган эмес болчу. Коомдук колдоо жана көмектөшүү уомут титирөөгө карата сезимтадуулукту арттыруу максаты менен мектептин бардык жағына ураан-чакырык, жарыя көрнөк-жарнактарды асып койгон. Окуучулар аллааматта үйлөрү ураган, жакындарынан айрылган, жаралангандай, ач-жыланач калган адамдарга жардам көрсөтүүгө аракет кылып жүрүштү. Маал-маалы менен “Бардык адам жардам бере турганчалык күчкө ээ!” деген чакырык угуда калчу. Кусейин бул сөздү туура эмес деп ойлоочу. Анын көз-карашы боюнча жардамга муктаж болгондорго жардам берүү учун бириңчи өзүн бай болушун керек. Атасы көз жумгандан кийин үй-бүлесүүнүн материалдык абалы начарлагандыктан Кусейиндин бул жардамга бергидей акчасы жок эле.

Жардам топтоо уч күнгө созулду. Топтолгон оокат-аштар жүк ташуучу машиналарга жүктөө учүн даярдалып жатканда Кусейин бир аз тартынган түрдө колундагы баштыгы менен машинага жакындап барды. Ошол учурда мектептин кире беришинен Осмонго жолугуп калды. Осмон анын класссташы эле. Анын да материалдык абалы жакшы эмес болчу. Убактылуу жумушчу болуп иштеген апасы экөө жашашчу. Осмон топтолгон буюм-тайымдарды машинага жүктөшүп жаткандыктан кыйла чарчаган экен. Осмон Кусейинден колундагы баштыкты көрүп: “Жер титирөө болгон жерге эмне жөнөткөнү жатасын?” - деп сурады. Кусейин: “Бул менин кичинекей кезимдеги жуурканым. Апам мени төрөгөндө тиктирген экен. Бирок эч колдонбоптур. Мен да муун эстелик катары сактап жүргөм. Жер титирөө болгон жerde чатырларда жашап жаткан балдар ким билет, кандай абалда жатышат. Ушуп жатышса керек. Мындан ары бул жууркан жылуу жуурканга муктаж болгон бирөөлөрдү жылытат. Чындыгында ал жакка чон нерселер жөнөтүш керек эмеспи. Мениндей болбогон бир кичинекей нерсени жөнөтпөй, туурабы, Осмон?” - деп айтты.

Осмон жолдошуна карап мындай деди: “Жок, мен сага кошулбайм. Жардамдын чон-кичинеси болбойт. Жардам катары жасалган ар бир иш өз ордун, өз ээсин табат. Менин жөнөтө тургандай жуурканым да жок. Ошентсе да жардам бере албайм деп ойлогон жокмун. Эгер антип ойлосом бу жардам катары жөнөтгүлүп жаткан буюм-тайымдарды иреттеп салыштырып, машинага жүктөгөндөрдүн ичинен бир киши кем болот эле. Балким, ушул себептен жүк машиналары да жолго кечирээк чыгып калмак. Мен жер титирөө болгон жердегилерге эмгегим жана дуба-тилектерим менен жардам берип жатам.”



Айша әмне қылышы керек?

Газ балонун жарылышынан улам Калыйдын бети-колу күйүп калган эле. Калый Айшанын классшы болчу. Калыйдын күйтөн жерлеринин операциясы учун мектепте акча топтолуп жаткан. Эгерде врачтар дааро операция жасабаса, Калыйдын күйтөн жерлеринде из калып калат экен. Айшанын жети жылдан бери компьютер алыш үчүн топтот жүргөн акчасы бар эле. Ал мындай абалда әмне қыларын биле албады. “Кандай болгон күндө да бирөөлөр ага жардам берер” деп ойлоду. Анткени, компьютер алуу ал үчүн өтө маанилүү эле. Кандай қылсам деп эки анжы абалда калды.

Силер мындай абалда әмне қылар элеңдер? Бул аңгеменин калганын сiler улантып жазғыла.

Азирети пайгамбарыбыз (а.с.) мындай буюрат:

“Мусулман мусулмандын боордошу болот. Ага зулумдук қылбайт, аны коркунучта жалгыз таштап кетпейт.”

(Мұслим, Бирр, 58)

Куранда азирети Улукмандын уулуна айткан мындай насааты бар:

“Оо уулум, шек-күмөн жок, эгер хардал (өсүмдүгүнүн) уругундай (бир аз жакиши же жаман иштер қылына турған) болсо, анда ал (иши) кандайдыр бир чоң таштын ичинде, же асмандарда, же болбосо жер астында болсо, ошону да Алла (таан) келтириет. Анткени Алла сергек жана бардык нерседен кабардар.”

(Лукман сүрөсү, 16)



Бул аятка байланыштуу болгон “Жакшылык кыл, деңизге ыргыт. Балык билбесе, Жараткан билет,” – деген макалды жолдошторуңар менен талкуулагыла.





Kолунардагы китепче балдардын жан-дүйнөсүндөгү байкалбас сuluулуктарды айгинелөө максаты менен даярдалды. Көлемү кичине экендине карабастан билим, ан-сезим жана жүрүш-турушунарга аз да болсо салым кошот деген ойдобуз. Анткени, бул китепчеден динди үрөнүү үчүн жетиштүү денгээлде пайдалуу маалыматтарды таба аласынар. “Алланын” аты менен баштоонун жандүйнөнү жайгарган жагымдуу пайдасын, ал эми саламдашуунун адамдарды бири-бирине жакындаштырган сыйкырдуу күчүн сезесинер. Сөз жана жүрүш-туруш боюнча эн мыкты үлгүлөрдү, үй-бүлө менен коомдук жашоо үчүн негизги ахлактык жоболорду жана айрым кызыктуу диний темаларды окыйсунар.

Окуп жаткан учурда терең ой жүгүртүп, Жаратканыбыздын талап кылган нерселерин көнүлдөнүп аткаарынарга ишенебиз. Ошондой эле тыюу салган нерселеринен да оолак болорунардан күмөн санабайбыз. Жакшылыктарга сүйүнүп, жамандыктарга кайгырып, жүрөгүбүздүн кыпындай да нерсеге зыян бербей турганчалык сезимтал болушун жана ушундай бардык жакшы сапаттарга ээ болуп, дайыма жакшылыктын жанында болууну тилейбиз. Булар биздин жоопкерчиликтерибиз жана силер да жоопкерчилик ала турган абалдасынар.

Силерге ишенебиз жана силерди бардык нерседен жогору коёбуз.